

ISSN 1694-6871



KYRGYZPATENT

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**3/1** 2021

БИШКЕК



**KYRGYZPATENT**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

---

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

№ 3/1 (265)

РАСМИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Ушул бюллетенде басылган маалыматтар 2021-жылдын  
15-мартында жарыяланган деп эсептелет

Сведения, помещенные в настоящий бюллетень,  
считаются опубликованными на 15 марта 2021 года

БИШКЕК, 2021

**Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан  
2001-жылдын 10-июлунда берилген № 552 каттоо күбөлүгү**

**Регистрационное свидетельство № 552 от 10 июля 2001 г.,  
выданное Министерством юстиции Кыргызской Республики**

**Редакциялык коллегия:**

**Төрага** - Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) төрагасы – Д. Молдошева  
**Төраганын орун басары** - Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) статс-катчысы – Т. Конокбаев  
**Төраганын орун басары** - расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүнүн башчысы – Н. Рымбекова

**Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү:**

М. Абалиев, Л. Баклыкова, А. Казакбаева,  
Г. Кудайбердиева, Дж. Садыкова,  
Д. Тулобердиева, З. Айльчиева (катчы)

**Чыгышына жооптуу** – Н. Рымбекова

**Аткаруучулар:**

З. Айльчиева  
М. Мусаева – корректор  
Ө. Калыева – котормочу

**Басууга** 15.03.2021-жылы кол коюлду.  
Нускасы: кагазда 19 даана; CD-дискте 4 даана.  
№ 920 буйрутма. Көлөмү – 5,7 эсептик  
басма табак

Бишкек ш., Москва көчөсү, 62  
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) расмий басылмаларды даярдоо бөлүмүндө даярдалып, Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун полиграфия бөлүмүндө басылды

**Редакционная коллегия:**

**Председатель** - председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) – Д. Молдошева  
**Заместитель председателя** - статс-секретарь Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) – Т. Конокбаев  
**Заместитель председателя** - заведующий отделом подготовки официальных изданий – Н. Рымбекова

**Члены редакционной коллегии:**

М. Абалиев, Л. Баклыкова, А. Казакбаева,  
Г. Кудайбердиева, Дж. Садыкова,  
Д. Тулобердиева, З. Айльчиева (секретарь)

**Ответственный за выпуск** – Н. Рымбекова

**Исполнители:**

З. Айльчиева  
М. Мусаева – корректор  
Ө. Калыева – переводчик

**Подписано в печать:** 15.03.2021 г.  
Тираж: на бумагоносителе 19 экз.; на CD-дисках 4 экз. Заказ № 920. Объем – 5,7 уч.-изд. л.

г. Бишкек, ул. Московская, 62  
Тел.: 68-08-19, 68-16-41, 52-08-10, 68-16-98

Подготовлено в отделе подготовки официальных изданий Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент), отпечатано в отделе полиграфии Государственного фонда интеллектуальной собственности

# МАЗМУНУ СОДЕРЖАНИЕ

## ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

FG1K Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттер Патенты под ответственность заявителя .....	5
---	---

## ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

FG4W Күбөлүктөр Свидетельства.....	11
---------------------------------------	----

## КӨРСӨТКҮЧТӨР УКАЗАТЕЛИ

FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү Систематический указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	32
--	----

FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки и знаки обслуживания.....	34
---	----

## КАБАРЛООЛОР ИЗВЕЩЕНИЯ

МК4А Ойлоп табууларга берилген патенттердин коргоо мөөнөттөрү бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу Прекращение действия патентов Кыргызской Республики на изобретения ввиду истечения срока действия.....	35
---	----

МК1А Ойлоп табууларга берилген өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин коргоо мөөнөттөрү бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу Прекращение действия патентов под ответственность заявителя Кыргызской Республики на изобретения ввиду истечения срока действия .....	42
--	----

МК1К Пайдалуу моделдерге берилген өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин коргоо мөөнөттөрү бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу Прекращение действия патентов под ответственность заявителя Кыргызской Республики на полезные модели ввиду истечения срока действия.....	44
--	----

МК4L	Өнөр жай үлгүлөрүнө берилген патенттердин коргоо мөөнөттөрү бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу Прекращение действия патентов Кыргызской Республики на промышленные образцы ввиду истечения срока действия.....	45
МК1L	Өнөр жай үлгүлөрүнө берилген өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттердин коргоо мөөнөттөрү бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу Прекращение действия патентов под ответственность заявителя Кыргызской Республики на промышленные образцы ввиду истечения срока действия.....	46
ND4W	Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу Продление срока регистрации товарных знаков.....	47
НС4W	Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү Изменение наименований владельцев товарных знаков.....	49
HE4W	Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү Изменение адреса владельцев товарных знаков.....	50

#### **ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР**

#### **ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ**

ЭЭМ үчүн программалар Программы для ЭВМ .....	53
--	----

#### **ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК**

#### **КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОРГОЛУУЧУ**

#### **ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ**

#### **ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ**

#### **В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СООТВЕТСТВИИ**

#### **С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ.....**

60

#### **(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ**

#### **ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА).....**

63

**ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР  
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ**

Кыргыз Республикасынын Пайдалуу моделдердин мамлекеттик реестринде катталган пайдалуу моделдер жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о полезных моделях, зарегистрированных в Государственном реестре полезных моделей Кыргызской Республики

**FG1K Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги ПАТЕНТТЕР  
ПАТЕНТЫ под ответственность заявителя**

(11) 311  
(21) 20200007.2  
(22) 03.03.2020  
(31) 2019131380  
(32) 04.10.2019  
(33) RU

(51) *A47J 27/21* (2021.01)  
*A47J 36/06* (2021.01)  
*A47G 19/14* (2021.01)

(71) (73) “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ  
ЛИМИТЕД” жоопкерчилиги чектелген  
коому (RU)

(72) Рыжов В. И. (RU)

(54) **Чайнектин капкагы**

(57) 1. Чайнектин капкагы, анда суу куюучу жолу жасалган, эске салынган суу куюучу жолунун алдында кыймылдуу жайгашкан суу тосмосу бар, ал суунун салмагынын таасиринен сууну куюу үчүн суу толтуруучу жолу ачылган тулкуну камтып, муну менен а й ы р м а л а н а т: эске салынган суу куюучу жолу жана суу тосмосу чайнектин капкагынын тулкунун бүткүл аянты боюнча жасалган, ошону менен бирге суу тосмосу көтөрүүчү серпилги менен бекиткич сарп-башкаргыч түрүндө аткарылган, ал суу толтуруучу жолунда суунун салмагынын натыйжасында көрсөтүлгөн серпилгинин кысылуусунун эсебинен чайнектин ичине түшөт, ал эми суу толтуруучу жолуна суу куюну токтоткондо, көтөрүүчү серпилгинин таасири астында мурдагы абалына келет.

2. 1-п. боюнча чайнектин капкагы муну менен а й ы р м а л а н а т: капкактын тулкусу тегерек формага ээ.  
3. 1-п. боюнча чайнектин капкагы муну менен а й ы р м а л а н а т: капкактын тулкусу сүйрү формага ээ.  
4. 1-п. боюнча чайнектин капкагы муну менен а й ы р м а л а н а т: капкактын тулкусу чарчы формага ээ.

\* \* \*

(11) 311  
(21) 20200007.2  
(22) 03.03.2020  
(31) 2019131380  
(32) 04.10.2019  
(33) RU

(51) *A47J 27/21* (2021.01)  
*A47J 36/06* (2021.01)  
*A47G 19/14* (2021.01)

(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛАРИС  
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” (RU)

(72) Рыжов В. И. (RU)

(54) **Крышка чайника**

(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, которая под действием веса воды во входе для заливания воды осуществляет открытие входа для заливания воды, о т л и ч а ю щ а я с я

тем, что упомянутые вход для заливания воды и перегородка для воды выполнены по всей площади корпуса крышки чайника, при этом перегородка для воды выполнена в виде запорного клапана с подъемной пружиной, который под действием веса воды во входе для заливания воды опускается внутрь чайника за счет сжатия указанной пружины, а при прекращении подачи во вход для заливания воды под воздействием подъемной пружины, возвращается в исходное положение.

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет круглую форму.

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет овальную форму.

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет квадратную форму.

ошону менен бирге көрсөтүлгөн клапандын учундагы тешик нормалдуу абалда тыгыз бөлүктөр менен жабылган, суу куюучу жолуна суунун салмагынын таасиринен көрсөтүлгөн бөлүктөр ажырайт жана суу куюучу жолуна суу берүүнү токтоткондо, серпилгич күчүнүн эсебинен көрсөтүлгөн бөлүктөр кошулуп, нормалдуу абалга кайтып келет.

2. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу тегерек формага ээ.

3. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу сүйрү формага ээ.

4. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу чарчы формага ээ.

\*\*\*

- (11) 312  
(21) 20200008.2  
(22) 03.03.2020  
(31) 2019131382  
(32) 04.10.2019  
(33) RU  
(51) **A47J 27/21** (2021.01)  
**A47J 36/06** (2021.01)  
**A47G 19/14** (2021.01)  
(71) (73) “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” жоопкерчилиги чектелген коому (RU)  
(72) Рыжов В. И. (RU)  
(54) **Чайнектин капкагы**  
(57) 1. Чайнектин капкагы, анда суу куюучу жолу жасалган, эске салынган суу куюучу жолунун алдында кыймылдуу жайгашкан суу тосмосу бар, ал суунун салмагынын таасиринен сууну куюу үчүн суу толтуруучу жолу ачылган тулку камтып, мунусу менен айырмаланат: эске салынган суу тосмо ийкемдүү материалдан клапан түрүндө жасалган,

- (11) 312  
(21) 20200008.2  
(22) 03.03.2020  
(31) 2019131382  
(32) 04.10.2019  
(33) RU  
(51) **A47J 27/21** (2021.01)  
**A47J 36/06** (2021.01)  
**A47G 19/14** (2021.01)  
(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” (RU)  
(72) Рыжов В. И. (RU)  
(54) **Крышка чайника**  
(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, расположенную под упомянутым входом для заливания воды, которая под действием веса воды во входе для заливания воды осуществляет открытие входа для заливания воды, отличающаяся тем, что упомянутая перегородка для воды выполнена в виде клапана из эластичного материала, причем в нормальном положении отверстие на конце указанного клапана закрыто сомкнутыми частями,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕР / ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

---

---

под действием веса воды во входе для заливания воды указанные части расходятся и при прекращении подачи во вход для заливания воды, указанные части сходятся за счет силы упругости, которая возвращает их в нормальное положение.

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет круглую форму.

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет овальную форму.

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет квадратную форму.

салган, алардын ар бири көрсөтүлгөн өз ара перпендикулярдуу планкаларда жайгашкан жеке жабуучу механизмге жана жеке бекитмеге ээ, ошону менен бирге жабуучу механизм суу тосмосун орун которуштурууга келтирүүчү кайтма серпилги түрүндө жасалган.

2. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу тегерек формага ээ.

3. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу сүйрү формага ээ.

4. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу чарчы формага ээ.

\* \* \*

(11) 313

(21) 20200009.2

(22) 03.03.2020

(31) 2019131385

(32) 04.10.2019

(33) RU

(51) **A47J 27/21** (2021.01)

**A47J 36/06** (2021.01)

**A47G 19/14** (2021.01)

(71) (73) “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” жоопкерчилиги чектелген коому (RU)

(72) Рыжов В. И. (RU)

(54) **Чайнектин капкагы**

(57) 1. Чайнектин капкагы, анда суу куюучу жолу жасалган, эске салынган суу куюучу жолунун алдында кыймылдуу жайгашкан суу тосмосун жана суу куюучу жолу үчүн тосмо менен жабууну камсыздоо үчүн суу тосмосуна серпилгич кыймылга келтиргич күч көрсөтүүчү жабуучу механизмди камтыйт жана эске салынган суу тосмосу сууну куюучу жолундагы суунун салмагынын таасиринен суу куюучу жолун ачууну жүзөгө ашырып, мунусу менен айырмаланат: тулку суу куюучу жолунун чегинде жайгашкан перпендикулярдуу планканы кошумча камтыйт, эске салынган суу тосмосу өз алдынча секция түрүндө жа-

(11) 313

(21) 20200009.2

(22) 03.03.2020

(31) 2019131385

(32) 04.10.2019

(33) RU

(51) **A47J 27/21** (2021.01)

**A47J 36/06** (2021.01)

**A47G 19/14** (2021.01)

(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” (RU)

(72) Рыжов В. И. (RU)

(54) **Крышка чайника**

(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм, оказывающий упругое приводное усилие на перегородку для воды, для обеспечения закрытия перегородкой для воды входа для заливания воды, и под действием веса воды во входе для заливания воды упомянутая перегородка для воды осуществляет открытие входа для заливания воды, отличающаяся тем, что корпус содержит взаимно перпендикулярные планки, расположенные



в пределах входа для заливания воды, упомянутая перегородка для воды выполнена в виде отдельных секций, каждая из которых имеет собственное крепление и собственный закрывающий механизм, расположенные на указанных взаимно перпендикулярных планках, при этом закрывающий механизм выполнен в виде возвратной пружины для приведения перегородки для воды к перемещению.

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет круглую форму.

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет овальную форму.

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет квадратную форму.

рып, мунусу менен айырмаланат: эске салынган суу тосмосу өз алдынча секция түрүндө жасалган, алардын ар бири суу куюучу жолунун чегинде жайгашкан горизонталдык планкадагы жеке бекитмеге жана суу тосмосунун орун которуштурууга келтирүүчү кайтма серпилги түрүндө жасалган жана горизонталдык планкада жайгашкан жеке жабуучу механизмге ээ.

2. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу тегерек формага ээ.

3. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу сүйрү формага ээ.

4. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу чарчы формага ээ.

\*\*\*

(11) 314

(21) 20200010.2

(22) 03.03.2020

(31) 2019131387

(32) 04.10.2019

(33) RU

(51) *A47J 27/21* (2021.01)

*A47J 36/06* (2021.01)

*A47G 19/14* (2021.01)

(71) (73) “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” жоопкерчилиги чектелген коому (RU)

(72) Рыжов В. И. (RU)

(54) **Чайнектин капкагы**

(57) 1. Чайнектин капкагы, анда суу куюучу жолу жасалган, эске салынган суу куюучу жолунун алдында кыймылдуу жайгашкан суу тосмосун жана суу куюучу жолу үчүн тосмо менен жабууну камсыздоо үчүн суу тосмосуна серпилгич кыймылга келтиргич күч көрсөтүүчү жабуучу механизмди камтыйт жана эске салынган суу тосмосу сууну куюу жолундагы суунун салмагынын таасиринен суу куюучу жолун ачууну жүзөгө ашы-

(11) 314

(21) 20200010.2

(22) 03.03.2020

(31) 2019131387

(32) 04.10.2019

(33) RU

(51) *A47J 27/21* (2021.01)

*A47J 36/06* (2021.01)

*A47G 19/14* (2021.01)

(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” (RU)

(72) Рыжов В. И. (RU)

(54) **Крышка чайника**

(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий механизм, оказывающий упругое приводное усилие на перегородку для воды для обеспечения закрытия перегородкой для воды входа для заливания воды, и под действием веса воды во входе для заливания воды упомянутая перегородка для воды осуществляет открытие входа для

заливания воды, отличающаяся тем, что упомянутая перегородка для воды выполнена в виде отдельных секций, каждая из которых имеет собственное крепление на горизонтальной планке, расположенной в пределах входа для заливания воды, и собственный закрывающий механизм, расположенный на горизонтальной планке, и выполненный в виде возвратной пружины для приведения перегородки для воды к перемещению.

2. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет круглую форму.

3. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет овальную форму.

4. Крышка чайника по п. 1, отличающаяся тем, что корпус крышки имеет квадратную форму.

суу куюучу жолун ачууну жүзөгө ашырып, мунусу менен айырмаланат: эске салынган суу тосмосу өз алдынча секция түрүндө жасалган, алардын ар бири чайнектин капкагынын тулкусунан жеке бекитмеге жана суу тосмосун орун которуштурууга келтирүүчү кайтма серпилги түрүндө жасалган жеке жабуучу механизмге ээ.

2. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: көрсөтүлгөн секциялар секторлор түрүндө жасалган.

3. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: көрсөтүлгөн секциялар жирөөчү буралма тиби боюнча калак түрүндө жасалган.

4. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу тегерек формага ээ.

5. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу сүйрү формага ээ.

6. 1-п. боюнча чайнектин капкагы мунусу менен айырмаланат: капкактын тулкусу чарчы формага ээ.

\*\*\*

- (11) 315  
(21) 20200011.2  
(22) 03.03.2020  
(31) 2019131389  
(32) 04.10.2019  
(33) RU  
(51) *A47J 27/21* (2021.01)  
*A47J 36/06* (2021.01)  
*A47G 19/14* (2021.01)  
(71) (73) “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” жоопкерчилиги чектелген коому (RU)  
(72) Рыжов В. И. (RU)  
(54) **Чайнектин капкагы**  
(57) 1. Чайнектин капкагы, анда суу куюучу жолу жасалган, эске салынган суу куюучу жолунун алдында кыймылдуу жайгашкан суу тосмосун жана суу куюучу жолу үчүн тосмо менен жабууну камсыздоо үчүн суу тосмосуна серпилгич кыймылга келтиргич күч көрсөтүүчү жабуучу механизмди камтыйт жана эске салынган суу тосмосу сууну куюу жолундагы суунун салмагынын таасиринен

- (11) 315  
(21) 20200011.2  
(22) 03.03.2020  
(31) 2019131389  
(32) 04.10.2019  
(33) RU  
(51) *A47J 27/21* (2021.01)  
*A47J 36/06* (2021.01)  
*A47G 19/14* (2021.01)  
(71) (73) Общество с ограниченной ответственностью “ПОЛАРИС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД” (RU)  
(72) Рыжов В. И. (RU)  
(54) **Крышка чайника**  
(57) 1. Крышка чайника, содержащая корпус, в котором образован вход для заливания воды, перегородку для воды, подвижно расположенную под упомянутым входом для заливания воды, и закрывающий ме-

ханизм, оказывающий упругое приводное усилие на перегородку для воды для обеспечения закрытия перегородкой для воды входа для заливания воды, и под действием веса воды во входе для заливания воды упомянутая перегородка для воды осуществляет открытие входа для заливания воды, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что упомянутая перегородка для воды выполнена в виде отдельных секций, каждая из которых имеет собственное крепление с корпусом крышки чайника и собственный закрывающий механизм, выполненный в виде возвратной пружины, приводящей перегородку для воды к перемещению.

2. Крышка чайника по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что указанные секции выполнены в виде секторов.

3. Крышка чайника по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что указанные секции выполнены в виде лопастей по типу гребного винта.

4. Крышка чайника по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что корпус крышки имеет круглую форму.

5. Крышка чайника по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что корпус крышки имеет овальную форму.

6. Крышка чайника по п. 1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что корпус крышки имеет квадратную форму.

---

## ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Кыргыз Республикасынын Товардык белгилердин жана  
тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер  
жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о товарных знаках и знаках обслуживания,  
зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков  
и знаков обслуживания Кыргызской Республики

### FG4W КУБӨЛҮКТӨР СВИДЕТЕЛЬСТВА

(11) 17123

(15) 25.02.2021

(18) 16.12.2029

(21) 20190814.3

(22) 16.12.2019

(73) **Абдылдаев Азизбек Бактыбаевич,**  
**Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

25 – боксерлор [шорталар]; спорттук ботинкалар; шымдар; бутсылар; көлөчтөр; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; капюшондор [кийим]; кийимкечектер үчүн чөнтөктөр; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; костюмдар; комбинезондор [кийим]; легинсылар [шымдар]; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; манжеттер; спорт майкалары; терилер [кийим]; митенкалар / манжалары жок кол каптар; муфтылар [кийим]; тери жамынмалар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийим; сырт кийимдер; даяр кийимдер; сай-

маланган кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; автомобилчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер; жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; ным өткөрбөс кийимдер; формалуу кийимдер; пальто; панталондор [ич кийимдер]; кол каптар [кийим]; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; моюн жоолукчалары; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийимдер]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпактарды тарткычтар; даяр төшөлмөлөр [кийимдин элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; курлар [ич кийимдер]; капчык-курлар [кийимдер]; курлар [кийимдер]; жендүү көйнөктөр; сандалилер; сабо [бут кийим]; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; свитерлер; батектер; трикотаж [одежда]; турсилер; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; баш кийимдер; тебетейлер; селде, элечектер; карате үчүн формалар; дзюдо үчүн формалар; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; терди соруп алуучу байпактар; байпактар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; тондор; юбкалар.

\* \* \*

- (11) 17123  
(15) 25.02.2021  
(18) 16.12.2029  
(21) 20190814.3  
(22) 16.12.2019  
(73) **Абдылдаев Азизбек Бактыбаевич,**  
**Бишкек (KG)**  
(54)



- (51) (57)  
25 – боксеры [шорты]; ботинки спортивные; брюки; бутсы; галоши; гамашы [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; костюмы; комбинезоны [одежда]; легинсы [штаны]; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; манжеты; майки спортивные; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; муфты [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда вышитая; одежда для велосипедистов; одежда для автомобилистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; по-

луботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояскошельки [одежда]; пояса [одежда]; рубашки; сандалии; сабо [обувь]; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; уборы головные; тюбетейки; тюрбаны; форма для карате; форма для дзюдо; футболки; халаты; халаты купальные; чулки, абсорбирующие пот; чулки; части обуви носочные; шипы для бутс; шляпы; шубы; юбки.

- 
- (11) 17124  
(15) 25.02.2021  
(18) 16.12.2029  
(21) 20190815.3  
(22) 16.12.2019  
(73) **Абдылдаев Азизбек Бактыбаевич,**  
**Бишкек (KG)**  
(54) (төмөндө)  
(51) (57)  
25 – боксерлор [шорталар]; спорттук ботинкалар; шымдар; бутсылар; көлөктөр; гамаштар [жылуу байпак буюмдары]; гетрлар; өтүктөрдүн кончтору; джерсилер [кийим]; жилеттер; спорттук трикотаж кийимдер; трикотаж кийимдер; капюшондор [кийим]; кийимкечектер үчүн чөнтөктөр; кепкалар [баш кийимдер]; кимоно; баш кийим болуп саналган калканчтар; костюмдар; комбинезондор [кийим]; легинсылар [шымдар]; курткалар [кийимдер]; жүн материалынан жасалган курткалар [кийим]; балыкчылардын курткалары; манжеттер; спорт майкалары; терилер [кийим]; митенкалар / манжалары жок кол каптар; муфтылар [кийим]; тери жамынмалар; кулакчындар [кийим]; байпактар; терди соруп алуучу байпактар; бут кийим; көл жээгине кийилүүчү бут кийим; спорттук бут кийим; кийим; сырт кийимдер; даяр кийимдер; саймаланган кийимдер; велосипедчилер үчүн кийимдер; автомобилчилер үчүн кийимдер; гимнасттар үчүн кийимдер;

жасалма териден жасалган кийимдер; булгаары кийимдер; ным өткөрбөс кийимдер; формалуу кийимдер; пальто; панталондор [ич кийимдер]; кол каптар [кийим]; пижамалар; сууга түшүүчү кийим; моюн жоолукчалары; көйнөктөр; баш таңгычтар [кийимдер]; тарткычтар; байпак тарткычтар; узун байпактарды тарткычтар; даяр төшөлмөлөр [кийимдин элементтери]; колтукка салгычтар; тамандар; шым тарткычтар; чолок ботинкалар; боолуу чолок ботинкалар; пончо; курлар [ич кийимдер]; капчык-курлар [кийимдер]; курлар [кийимдер]; жеңдүү көйнөктөр; сандалилер; сабо [бут кийим]; өтүктөр; сарафандар; сарилер; саронгалар; свитерлер; батектер; трикотаж [одежда]; турсилер; туфлилер; гимнастикалык туфлилер; бөлмө туфлилери; баш кийимдер; тебетейлер; селде, элечектер; карате үчүн формалар; дзюдо үчүн формалар; футболкалар; халаттар; сууга түшүүдө кийилүүчү халаттар; терди соруп алуучу байпактар; байпактар; бут кийимдин тумшук бөлүктөрү; бутсылар үчүн тиштер; шляпалар; тондор; юбкалар.

\* \* \*

- (11) 17124  
(15) 25.02.2021  
(18) 16.12.2029  
(21) 20190815.3  
(22) 16.12.2019  
(73) **Абдылдаев Азизбек Бактыбаевич,**  
**Бишкек (KG)**  
(54)

**TEZAZ.**

(51) (57)

25 – боксеры [шорты]; ботинки спортивные; брюки; бутсы; галоши; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными уборами; костюмы; комбинезоны [одежда]; легинсы [штаны]; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; манжеты; майки спортивные; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; муфты [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда вышитая; одежда для велосипедистов; одежда для автомобилистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; перчатка [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояскошельки [одежда]; пояса [одежда]; рубашки; сандалии; сабо [обувь]; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; стельки; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; уборы головные; тюбетейки; тюрбаны; форма для карате; форма для дзюдо; футболки; халаты; халаты купальные; чулки, абсорбирующие пот; чулки; части обуви носочные; щипы для ботс; шляпы; шубы; юбки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

---

(11) 17125  
(15) 25.02.2021  
(18) 07.02.2030  
(21) 20200081.3  
(22) 07.02.2020  
(73) **КейТи энд Джи Корпорейшн,  
Тэджон (KR)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

34 – тамеки; чылымдар; папиростор; сигаралар; жыттоочу тамеки; чылым, папирос кагаздары; кымбат баалуу эмес металлдардан жасалган чылым чегүү трубкалары; чылым үчүн чыпкалар; кымбат баалуу эмес металлдардан жасалган чылымдар, папирос үчүн үкөктөр; тамеки үчүн кисеттер; кымбат баалуу эмес металлдардан жасалган чылымды күйгүзүп алуу үчүн тутандыргычтар; ширенкелер; чылым чегүү трубкаларын тазалоо үчүн шаймандар; кымбат баалуу эмес металлдардан жасалган күл салгычтар; сигараларды кесүү үчүн машинкалар.

\* \* \*

(11) 17125  
(15) 25.02.2021  
(18) 07.02.2030  
(21) 20200081.3  
(22) 07.02.2020  
(73) **КейТи энд Джи Корпорейшн,  
Тэджон (KR)**  
(54)

**YES ESSE**

(51) (57)

34 – табак; сигареты, папиросы; сигары; табак нюхательный; бумага сигаретная, папиросная; трубки курительные не из драгоценных металлов; фильтры для сигарет; ящики для сигарет, папирос не из драгоценных металлов; кисеты для

табака; зажигалки для прикуривания не из драгоценных металлов; спички; приспособления для чистки курительных трубок; пепельницы не из драгоценных металлов; машинки для обрезки сигар.

---

(11) 17126

(15) 25.02.2021

(18) 13.02.2030

(21) 20200096.3

(22) 13.02.2020

(73) **"Alcomir" ("Алкомир")**

**жоопкерчилиги чектелген коому,  
Бишкек (KG)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

32 – сыра; алкогольсуз суусундуктар; минералдык жана газдалган суулар; жемиш суусундуктары жана ширелери; алкогольсуз суусундуктарды даярдоо үчүн сироптор жана башка курамдар.

\* \* \*

(11) 17126

(15) 25.02.2021

(18) 13.02.2030

(21) 20200096.3

(22) 13.02.2020

(73) **Общество с ограниченной  
ответственностью "Alcomir"  
("Алкомир"), Бишкек (KG)**

(54)

**BUZZ**

(51) (57)

32 – пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

---

(11) 17127  
(15) 25.02.2021  
(18) 11.03.2030  
(21) 20200176.3  
(22) 11.03.2020  
(73) **А.Т. Холдинг ЛЛС, Чарлстаун (KN)**  
(54) (төмөндө)  
(51) (57)  
35 – жарнама; бизнес чөйрөсүндөгү менеджмент; бизнес чөйрөсүндөгү административдик ишмердүүлүк; кеңсе кызматы.  
(59) алтын түстүү, ак.

\* \* \*

(11) 17127  
(15) 25.02.2021  
(18) 11.03.2030  
(21) 20200176.3  
(22) 11.03.2020  
(73) **А.Т. Холдинг ЛЛС, Чарлстаун (KN)**  
(54)



(51) (57)  
35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная.  
(59) золотистый, белый.

---

(11) 17128  
(15) 26.02.2021  
(18) 05.03.2030  
(21) 20200162.3  
(22) 05.03.2020  
(73) **"ШИН-ЛАЙН" жоопкерчилиги чектелген коому, Аламүдүн (KG)**  
(54) (төмөндө)  
(51) (57)  
30 – балмуздак.  
(59) кызыл, сары, көгүлтүр.

\* \* \*

(11) 17128  
(15) 26.02.2021  
(18) 05.03.2030  
(21) 20200162.3  
(22) 05.03.2020  
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", Аламүдүн (KG)**  
(54)



(51) (57)  
30 – мороженое.  
(59) красный, желтый, голубой.

---

(11) 17129  
(15) 26.02.2021  
(18) 31.01.2030  
(21) 20200056.3  
(22) 31.01.2020  
(73) **Ажиматов Каныбек Борубаевич, Тулейкен (KG)**  
(54) (төмөндө)  
(51) (57)  
37 – курулуш; жабдууларды ондоо, орнотуу.  
(58) Товардык белги "CONSTRUCTION COMPANY" сөз белгисине өз алдынча укуктук коргоо бербестен, жалпысынан корголот.  
(59) кара, сары.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1, 2021  
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

---

\* \* \*

\* \* \*

(11) 17129  
(15) 26.02.2021  
(18) 31.01.2030  
(21) 20200056.3  
(22) 31.01.2020  
(73) **Ажиматов Каныбек Борубаевич,  
Тулейкен (KG)**  
(54)



(51) (57)  
37 – строительство; ремонт, установка оборудования.  
(58) Товарный знак охраняется в целом, без предоставления самостоятельной правовой охраны словесным обозначениям "CONSTRUCTION COMPANY".  
(59) чёрный, жёлтый.

---

(11) 17130  
(15) 26.02.2021  
(18) 13.04.2030  
(21) 20200227.3  
(22) 13.04.2020  
(73) **Рам Криэйшн энд Продактс,  
Инк., Роуд Таун (VG)**  
(54) (төмөндө)  
(51) (57)  
33 – алкогольдук суусундуктар (сырадан тышкары).

(11) 17130  
(15) 26.02.2021  
(18) 13.04.2030  
(21) 20200227.3  
(22) 13.04.2020  
(73) **Рам Криэйшн энд Продактс,  
Инк., Роуд Таун (VG)**  
(54)

**ZACAPA**

(51) (57)  
33 – алкогольные напитки (за исключением пива).

---

(11) 17131  
(15) 26.02.2021  
(18) 19.03.2030  
(21) 20200201.3  
(22) 19.03.2020  
(31) 1255779  
(32) 25.08.2014  
(33) WO  
(73) **Эпл Инк., Калифорния (US)**  
(54) (төмөндө)  
(51) (57)  
9 – ушундай түзүлүштөр менен пайдалануу үчүн көтөрүп жүрүүчү санариптик электрондук түзүлүштөр жана программалык камсыздоо.

\* \* \*

(11) 17131  
(15) 26.02.2021  
(18) 19.03.2030  
(21) 20200201.3  
(22) 19.03.2020  
(31) 1255779  
(32) 25.08.2014  
(33) WO  
(73) **Эпл Инк., Калифорния (US)**

(54)

## QUICKBOARD

(51) (57)

9 – носимые мобильные цифровые электронные устройства и программное обеспечение для использования с такими устройствами.

---

(11) 17132

(15) 26.02.2021

(18) 11.10.2029

(21) 20190661.3

(22) 11.10.2019

(73) "Алмол" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ)

(54) (төмөндө)

(51) (57)

29 – айвар [консерваланган калемпир]; тамакка салуу үчүн даярдалган жыгач сымал алоз; кулинардык максаттар үчүн альгинаттар; тирүү эмес анчоустар; иштетилген жер жаңгак; консерваланган артишоктор; кулинардык максаттар үчүн белоктор; жумуртканын агы; консерваланган буурчактар; тамакка салуу үчүн консерваланган соя буурчактары; ынак сорполор; имбирь вареньеси; ветчина; тамак-аш майларын даярдоо үчүн май заттар; куурулган деңиз балырлары; канаттуулардын желе турган уялары; тирүү эмес голурийлер / тирүү эмес трепангдар; консерваланган буурчак; консерваланган козу карындар; гуакамоле [авокадодон жасалган пюре]; илбээсин; желатин; эт желеси; тамак-аш желеси; жемиштерден жасалган желе; жумуртканын сарысы; кокос майы; тамак-аш сөөк майы; тамак-аш чочко майы; тамак-аш жаныбар майлары; тамак-аш майлары; жемиштердин негизиндеги жеңил ысылыктар; сүттү алмаштыргычтар; соядан порциялык азыктар / соя котлеттери; тофудан порциялык азыктар / тофудан котлеттер; колбаса азыктары; ундан

быштактан жасалган азыктар; мейиз; икра; баклажан икрасы; кабакча икрасы; балыктардын иштетилген икрасы; йогурт; кальби [корей тамагы - грилде бышкан эт]; туздалган капуста; кефир [сүт суусундугу]; кимчи [ферментирленген жашылчалардан жасалган тамак]; балыктардан алынган тамак-аш желими; клемдер [тирүү эмес]; картошка клецкалары; клипфикс [туздалган кургатылган треска]; сүт коктейлдери; кан камтылган колбаса; пияз шакекчелери; иштетилген жемиштерден композициялар; компоттор (кайнатылган жемиштерден десерт); эт консервалары; жашылча консервалары; балык консервалары; жемиш консервалары; ынак сорпо концентраттары; корн-догдор / таякчадагы камырдын ичиндеги сосискалар; корнишондор; тирүү эмес креветкалар; тирүү эмес араача креветкалар; жуулган майлуу крем; крокеттер; жибек токуучу көпөлөктөрдүн тамакка колдонула турган куурчакчалары; иштетилген кант жүгөрүсү; кымыз [сүт суусундугу]; тирүү эмес лангусттар; кулинардык максаттар үчүн лецитин; тирүү эмес лосось; консерваланган пияз; маргарин; мармелад, кондитердик азыктардан тышкары; тамак-аш майлары; жер жаңгак майы; какао тамак-аш майы; суюк кокос тамак-аш майы; коюу кокос майы; тамак-аш жүгөрү майы; тамак-аш кунжут майы; кулинардык максаттардагы зыгыр майы; биринчи сыгылган зайтун майы; зайтун тамак-аш майы; пальма тамак-аш майы; пальма ядролук тамак-аш майы; күн карама тамак-аш майы; рапс тамак-аш майы; жуулган ак май; соя тамак-аш майы; тирүү эмес мидиялар; жанчылган бадам; тамак-ашка колдонулуучу чучуктар; тирүү эмес моллюскалар; сүт; жер жаңгак сүтү; кулинардык максаттагы жер жаңгак сүтү; кокос сүтү; кулинардык максаттагы кокос сүтү; бадам сүтү; кулинардык максаттагы бадам сүтү; сулу сүтү; күрүч сүтү; кулинардык максаттагы күрүч сүтү; коюу сүт; белогу абдан жогору камтылган

сүт; соя сүтү; кургак сүт; тамак-ашка колдонуу үчүн балык уну; жашылча мусстары; балык мусстары; жемиш эти; эт; консерваланган эт; лиофилизирленген эт; сүтү көбүрөөк болгон сүттүү суусундуктар; жер жаңгак сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; кокос сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; бадам сүтүнүн негизиндеги суусундуктар; тирүү эмес желе турган курттар; колбаса алкактары, табигый же жасалма; жылуулук менен иштетилген жашылчалар; картошка куймактары; консерваланган жашылчалар; лиофилизирленген жашылчалар; кургатылган жашылчалар; картошка оладьилери; консерваланган зайтундар; тирүү эмес омарлар; жыпар жыттуу жаңгактар; кант кошулган жаңгак; кургатылган кокос жаңгактары; иштетилген жаңгактар; томат пастасы; ныкталган мөмө пастасы; боордон жасалган паштеттер; кулинардык максаттар үчүн пектиндер; боор; пикулилер; кант сиробунда кайнатылган мөмөлөр же жемиштер; жумуртка күкүмү; сүт азыктары; тамак-аш балык азыктары; простокваша [ириген сүт]; тирүү эмес үй канаттуусу; пулькогдор [корей эттүү тамагы]; тамактануу үчүн даярдалган өсүмдүктөр чанчалары; клюква пюре-си; томат пюре-си; алма пюре-си; тирүү эмес рактар; тирүү эмес рак сымалдар; консерваланган балык; тирүү эмес балык; туздалган балык; ряженка [сүт кычкылдуу ачытылган быктырып бышырылган сүт]; жашылча салаттары; жемиш салаттар; сало; тирүү эмес сардиналар; чочко эти; тирүү эмес сельдь; иштетилген үрөндөр; иштетилген күн карама үрөндөрү; кам каймактар [сүт азыктары]; чалып көптүрүлгөн кам каймактар; өсүмдүктөн кам каймактар; бутерброддор үчүн майлуу аралашмалар; каймак [уютулган кам каймактар]; тамак бышыруу үчүн жашылча ширелери; кулинардык максаттар үчүн лимон ширеси; тамак бышыруу үчүн томат ширеси; солонина; сосискалар; кытырак нандардагы сосискалар; хотдогдор үчүн сосискалар; ынак сорпо-

лорду даярдоо үчүн курамдар; сорполорду даярдоо үчүн курамдар; жаңгактын негизиндеги спреддер; субпродуктулар; сорполор; жашылча сорполору; сүттүн сары суусу; сырлар; тажин [эт, балык же жашылча негизиндеги тамак]; тахини [кунжут уруктарынан жасалган паста]; соя быштагы; консерваланган трюфелдер; тирүү эмес тунец; тирүү эмес устрицалар; фалафель; кулинардык максаттар үчүн сүт ферменттери; жумур ферменттери; балыктардын филеси; курмалар; спиртте консерваланган жемиштер; жылуулук менен иштетилген жемиштер; глазуранган жемиштер; тондурулган жемиштер; консерваланган жемиштер; иштетилген фундук; куурулган картофелдин жардырылган актары; хумус [түрк буурчагынан жасалган паста]; жемиштин күкүмдөлгөн кабыгы; консерваланган сарымсак; консерваланган жасмык; картошка чипстери; төмөнкү калориялуу картошка чипстери; жемиш чипстери; алкогольсуз эгг-ног; балырлардын тамак-аш маңыздары; эттүү маңыздар; эскамолес [кумурскалардын желе турган жумурткалары]; юба [соя спаржасы]; консерваланган жемиштер; жумурткалар; үлүлдөрдүн жумурткалары; якиторий.

\* \* \*

- (11) 17132  
(15) 26.02.2021  
(18) 11.10.2029  
(21) 20190661.3  
(22) 11.10.2019  
(73) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алмол", Алматы (KZ)**  
(54)

## Птичка

- (51) (57)  
29 – айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для

употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьих съедобные; голотурии неживые / трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо - мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи (блюдо из ферментированных овощей); клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солосушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских из-

делий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пульгоги [корейское

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

---

мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори.

(11) 17133

(15) 26.02.2021

(18) 22.01.2030

(21) 20200026.3

(22) 22.01.2020

(73) **"Del Papa" жоопкерчилиги**  
**чектелген шериктиги, Алматы (KZ)**

(54) (төмөндө)

(51) (57)

32 – алкогольсуз аперитивдер; алкогольсуз шарап; арпа шарабы [сыра]; жыпар жыт кошулган суу; витамин кошулган суу [суусундук]; газдалган суу; дистиллирленген ичүүчү суу; мөңгү суусу; минералдык жыпар жыт кошулган суу; минералдык жыпар жыт кошулган суу [суусундук]; газдалган минералдык суу; минералдык шуулдак суу; газдалбаган суу; ичүүчү суу; бөтөлкөгө куюлган ичүүчү суу; сода суусу; лимон ширеси менен сода суусу; шуулдак суу; минералдык суу [суусундук]; суу [суусундук]; ашкана суусу; квас; алкогольсуз коктейлдер; сыранын негизиндеги коктейлдер; алкогольсуз мөмө коктейлдери; кола [алкоголсуз ичимдиктер]; алкогольсуз суусундуктарды даярдоо үчүн концентраттар; суусундуктарды даярдоо үчүн концентраттар жана мөмө пюрелери; алкогольсуз суусундуктарды даярдоо үчүн концентраттар, сироптор жана күкүмдөр; мөмө ширелеринин концентраттары; лимонаддар; минералдык жана газдалган суулар; алкогольсуз суусундуктар; кургатылган жемиштерден жасалган алкогольсуз суусундуктар; газдалган алкогольсуз суусундуктар; жемиштердин негизинде тондурулган суусундуктар; изотоникалык суусундуктар; жемиш суусундуктары жана ширелери; кокос суусундуктары; алкогольсуз бал негизиндеги суусундуктар; күрүчтүн негизиндеги суусундуктар, сүттү алмаштыруучулардан башка; соянын негизиндеги суусундуктар, сүттү алмаштыруучулардан башка; алоэ вера негизиндеги алкогольсуз суусундуктар; ананас ширесинин негизин-

деги суусундуктар; апельсин ширесинин негизиндеги суусундуктар; жашылча негизиндеги суусундуктар; жашылча ширесинин негизиндеги алкогольсуз суусундуктар; сыра негизиндеги суусундуктар; томат ширесинин негизиндеги суусундуктар; жемиш негизиндеги суусундуктар; чайдын жыпар жыты менен жемиштин негизиндеги алкогольсуз суусундуктар; алма ширесинин негизиндеги суусундуктар; газдалбаган алкогольсуз суусундуктар; калориясы аз алкогольсуз суусундуктар; протеин менен байытылган спорттук суусундуктар; салкындаткыч алкогольсуз суусундуктар; кофе жыпар жыты менен алкогольсуз суусундуктар; жемиш жыпар жыты менен суусундуктар; жемиш жыпар жыты менен алкогольсуз суусундуктар; чайдын жыпар жыты менен алкогольсуз суусундуктар; гуарана менен суусундуктар; кофе даамы менен алкогольсуз суусундуктар; чай даамы менен алкогольсуз суусундуктар; жүзүм ширесин камтыган алкогольсуз суусундуктар; жемиш ширесин камтыган алкогольсуз суусундуктар; алкогольсуз угут суусундуктары; жемиш суусундуктары; алкогольсуз жемиш суусундуктары; муз менен жемиш суусундуктары; шуулдак суусундуктар; энергетикалык суусундуктар; алкогольсуз эти менен жемиш нектарлары; оранжад; жемиш ширелери үчүн негиздер; "Пилзнер" аталышы менен корголгон сыралар; сыра; жыпар жыт берилген сыра; алкогольсуз сыра; имбирь сырасы; буудай сырасы; кофе жыпар жыты менен сыра; тунук сыра; алкоголу аз сыра; угут сырасы; кара сыра [куурулган угуттан жасалган сыра]; алкогольсуз пунш; алкогольсуз жемиш пуншу; лимонаддар үчүн сироптор; суусундуктар үчүн сироптор; алкогольсуз суусундуктарды даярдоо үчүн сироптор; лимонаддарды даярдоо үчүн сироптор; суусундуктарды даярдоо үчүн сироптор; сары суунун негизиндеги суусундуктарды даярдоо үчүн сироптор; алкоголь-

суз суусундуктарды даярдоо үчүн сироптор жана башка курамдар; жемиш ширелери үчүн аралашмалар; смузи [жемиш же жашылча аралашмаларынан суусундуктар]; жашылча смузилери; дан өсүмдүктөрүн камтыган смузилер; жемиш смузилери; алоэ вера ширеси; ананас ширеси; апельсин ширеси; жүзүм ширеси; жашылча ширеси [суусундук]; жемиш ширелери; газдалган жемиш ширелери; концентрацияланган жемиш ширелери; клюква ширеси; суусундуктарды даярдоо үчүн лайм ширеси; суусундуктарды даярдоо үчүн лимон ширеси; томат ширеси [суусундук]; алма ширеси; алкогольсуз алма ширеси; суусундуктарды даярдоо үчүн алкогольсуз курамдар; сыра ширеси; тониктер; алкогольсуз жемиш экстракттары; элдер; сыра даярдоо үчүн кулмак экстракттары; суусундуктарды даярдоо үчүн алкогольсуз эссенциялар;

33 – арак; абсент [ликёр]; аперитивдер; шарап негизиндеги аперитивдер; ачуу алкоголь суусундуктарынын негизиндеги аперитивдер; дистиллирленген ликерлордун негизиндеги аперитивдер; ликерлордун негизиндеги аперитивдер; бренддер; шараптар; аперитивдик шараптар; ак шараптар; жүзүм шараптары; шуулдаган жүзүм шараптары; шуулдаган шараптар; табигый ачыган шуулдаган шараптар; кулпунай шараптары; кызыл шараптар; шараптар, шуулдагандан башкасы; "Шампань" чыгарылган жердин аталышы менен корголгон шараптар; кызгылт шараптар; таттуу шараптар; женьшень жана хина дарагынын кабыгынын экстрактын камтыган япон жүзүм таттуу шараптары; ашкана шараптары; шуулдаган жемиш шараптары; "Арманьяк" чыгарылган жердин аталышы менен корголгон шарап спирт ичимдиктери; "Коньяк" чыгарылган жердин аталышы менен корголгон шарап спирт ичимдиктери; жүзүм сыгындыларынан шарап; виски; арак; анис арагы; чие арагы; джин; дижестивдер [ликерлор жана

спирт ичимдиктери]; коктейлдер; алкогольдук даяр коктейлдер; сүт камтыган алкогольдук даяр коктейлдер; даяр шарап коктейлдери; алкогольдук жемиш коктейли; ликер креми; күчтүү шарап; кюрасо; анис ликеру; карагат ликеру; ликерлор; ликерлор [дистиллированные]; кофе негизиндеги ликер; чөп кошулган ликерлор; күрүчтүн негизиндеги таттуу япон ликерлору [широ-заке]; жуулган майлуу ликерлор; дарыны же суусундукту өбөлгөлөөчү ликерлор [алкоголь ичимдиктери]; чөп экстракттары менен япон ликерлору; лимончелло [лимон ликерлору]; макколи [салттуу корей шарабы]; ачуу алкогольдук ичимдиктер, дистиллирленген алкоголь ичимдиктери; күрүчтөн жасалган дистиллирленген алкоголь ичимдиктери; дандан жасалган дистиллирленген алкоголь ичимдиктери; жемиштен жасалган алкоголь ичимдиктери; алкогольдук ичимдиктер, сырадан тышкары; кофеин негизиндеги алкоголь ичимдиктери; кант тростнигинин негизиндеги алкоголь ичимдиктери; аралаш алкоголь ичимдиктери, сыранын негизиндеги ичимдигинен башкасы; курамында жемиштери бар алкоголь ичимдиктери; алкогольдук угут ичимдиктери, сырадан башкасы; шараптын негизиндеги ичимдиктер; ромдун негизиндеги ичимдиктер; 12 %дан ашык (көлөмү боюнча) курамында алкоголь бар күчсүз алкогольдук ичимдиктер, сырадан башкасы; энергетикалык алкогольдук ичимдиктер; бал суусундугу [медовуха]; жалбыз тундурмасы; ачуу тундурмалар; пунштар; ром; сакэ; алмурут сидри; сидрлар; витаминдерди кошуу менен, "Текила" келип чыккан жердин аталышы менен корголгон спирт ичимдиктери; "Текила" чыгарылган жердин аталышы менен корголгон спирт ичимдиктери; "Мескаль" чыгарылган жердин аталышы менен корголгон спирт ичимдиктери; "Кальвадос" чыгарылган жердин аталышы менен корголгон спирт сырлары;

35 – Интернетке жарыялоо үчүн бизнес-каталогдорду түзүү; компьютердин жана телефондун жардамы менен жасалган тапшырыктарды административдик иштеп чыгуу; компьютердин жардамы менен жасалган тапшырыктарды административдик иштеп чыгуу; жөнөтүүчү компаниялар тарабынан көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн алкагында тапшырыктарды административдик иштеп чыгуу; жарнамаларды жана жарнама материалдарын жайгаштыруу үчүн аянттарды ижаралоо; жарнаманы жайгаштыруу үчүн аянтчаларды ижаралоо; веб-сайттарга жарнама аянтчаларын ижаралоо; франчайзингге тиешелүү бизнес-консультациялар жана сунуштар; компаниялар үчүн тышкы административдик башкаруу; жарнаманы макеттөө; маркетинг; штаттын кызматкерлерин жалдоо; онлайн маркетинг; коммерциялык же жарнамалык максаттарда көргөзмөлөрдү уюштуруу; бизнести башкарууга жардам; коммерциялык башкарууга жардам; сатууну уюштурууга жардам (маркетинг); коммерциялык ортомчулук; коммерциялык операциялар жаатында маалыматтарды берүү; жарнама аянтчаларын жана сырткы жарнама аянтчаларын берүү жана ижаралоо; жарнама мейкиндиктерин берүү жана ижаралоо; глобалдуу ишенимдүү бизнес-чечимдер жаатында маалыматтарды берүү; корпоративдик маркетинг боюнча маалыматтарды берүү; глобалдык компьютердик тармак аркылуу жумушка орношуу маселелери боюнча маалыматтарды берүү; товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тандоо маселелери боюнча керектөөчүлөргө коммерциялык маалыматтарды жана консультацияларды берүү; бизнести башкаруу жана рынокту үйрөнүү чөйрөсүндө консультацияларды берүү; бизнести коммерциялык башкарууга тиешелүү консультацияларды жана маалыматтарды берүү; бизнести уюштуруу жаатында жардам берүү; бизнести алга

жылдыруу жаатында жардам көрсөтүү; иш башкаруу жаатындагы жардам көрсөтүү; коммерциялык бизнестин ишин башкарууга жардам көрсөтүү; коммерциялык ишмердүүлүктү башкарууга жардам көрсөтүү; франшиз боюнча коммерциялык ишмердүүлүктү башкарууга жардам көрсөтүү; өнөр жай же коммерциялык ишканаларды башкарууга жардам көрсөтүү; керектөөчүлөргө продуктуларды жана сатып алуу объектилерин тандоого тиешелүү маалыматтарды жана консультацияларды берүү; керектөөчүлөргө товарлар жөнүндө маалыматтарды берүү; керектөөчүлөргө товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтарды берүү; керектөөчүлөргө Интернет аркылуу товарлар жөнүндө маалыматтарды берүү; товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жарнамалоо үчүн веб-сайттарда мейкиндиктерди берүү; статистикалык бизнес маалыматтарын берүү; ишкердик же коммерциялык ишмердүүлүк үчүн статистикалык маалыматтарды берүү; Интернет аркылуу соода жана коммерциялык контакттык маалыматтарды берүү; үчүнчү жактар үчүн унаа документтерин берүү [административдик кызмат көрсөтүүлөр]; үчүнчү жактардын жалдоолору боюнча персоналдарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү башкарууну берүү; чекене сатуу максатында бардык медиакаражаттарында товарлардын бетачары; керектөөчүлөргө товарлардын бетачары; үчүнчү жактар үчүн сатууну жайылтуу; музыкалык концерттерди жайылтуу; өзгөчө ишчараларды жайылтуу; интернет сайттарында жарнама аркылуу үчүнчү жактар үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу; артыкчылыктуу пайдалануучулардын карталарынын жардамы менен үчүнчү жактар үчүн товарларды жайылтуу; Интернет аркылуу үчүнчү жактар үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу; артыкчылыктуу кардарлар үчүн лоялдуулук программасынын жардамы менен башка жактарга товарларды жана

кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу; дисконттук программалар боюнча үчүнчү жактарга товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу; жарнама акциялары аркылуу үчүнчү жактарга товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу; басма материалдарынын жардамы менен үчүнчү жактарга товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу; жарнама фильмдерин өндүрүү; телекөрсөтүү жана радио жарнамаларын өндүрүү; массалык маалымат каражаттарында жарнама убактысынын киреси; жарнама калкандарынын киреси; жарнама материалдарынын киреси; соода автоматтарынын киреси; соода мамыларынын киреси; түз маркетинг; жарнамалык максаттар үчүн басма материалдарын жарыялоо; электрондук формада жарнамалык максаттар үчүн басма материалдарын жарыялоо; басма материалдарын онлайн жарыялоо; жарнама материалдарын жана тексттерин жарыялоо; жарнама тексттерин жарыялоо; радиожарнама; афишаларды чаптоо; жарнама концепцияларын иштеп чыгуу; үлгүлөрдү жайылтуу; жарнама материалдарын жайылтуу; жарнама материалдарын жөнөтүү; маалыматтарды жана жазуу жүзүндөгү билдирүүлөрдү каттоо; жарнама тексттерин редакциялоо; жарнама; жарнама жана маркетингдик кызмат көрсөтүүлөр; компьютердик тармакта интерактивдүү жарнама; почта аркылуу жарнама; телекөрсөтүү жарнама; компьютердик маалымат базаларында маалыматтарды топтоо; статистикалык маалыматтарды топтоо жана берүү; үчүнчү жактар үчүн коммерциялык операцияларды макулдашуу жана түзүү; үчүнчү жактар үчүн иштиктүү контракттарды макулдашуу; коммерциялык же жарнамалык максаттарда маалыматтык индекстерди түзүү; салык декларацияларын түзүү; эсептер жөнүндө отчетторду түзүү; телемаркетинг; маалымат базаларын башкаруу; бизнес-маалыматтарды башкаруу; бизнести башкаруу; бизнести убактылуу башкаруу; маалыматтык кызмат көрсө-



түүлөр жана бизнести башкаруу; консультациялык кызмат көрсөтүүлөр жана бизнести башкаруу; бизнести башкаруу жана коммерциялык маселелер боюнча кызмат көрсөтүүлөр; дүң жана чекене соода бизнесин башкаруу; бизнес-процесстерди башкаруу; консалтинг жана бизнес-процесстерди башкаруу; бренддерди башкаруу; кардар менен өз ара мамилелерди башкаруу; мейманкана бизнесин башкаруу; үчүнчү жактар үчүн мейманкана чарбасын башкаруу; үчүнчү жактар үчүн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө лицензияларды коммерциялык башкаруу; үчүнчү жактар үчүн чыгымдардын ордун толтуруу программаларын коммерциялык башкаруу; товарлардын тапшырыктарын иштеп чыгуу процесстерин башкаруу; сатуулардын эсептик жазууларын башкаруу; иштиктүү операциялардын эсебин башкаруу; субподряддык кызмат көрсөтүүлөр [коммерциялык жардам]; үчүнчү жактар үчүн жабдуу кызмат көрсөтүүлөрү [ишкерлер үчүн товарларды сатып алуу жана камсыздоо]; франшиза түзүүгө жана аракеттерине тиешелүү чарбалык-консультациялык кызмат көрсөтүүлөр; франшиза келишиминин алкагында айлантууга товарларды киргизүү жаатында жардам көрсөтүү; франшиза келишиминин алкагында иштиктүү башкаруу жаатында жардам көрсөтүү; франшиза келишиминин алкагында иштиктүү башкаруу жана товарларды айлантууга киргизүү жаатында жардам көрсөтүү;

43 – залдардын ижарасы; коомдук тамактануунун мейманкана кызмат көрсөтүүлөрү; алып кетүүчү тамактар жана суусундуктар; алып кетүүчү тамактар; шам-шум этмелер; тамак-аш даярдоо маселелери боюнча маалыматтар жана консультациялар; кафе; кафетерийлер; кафе-балмуздак; пиццериялар; алкогольдук ичимдиктерди жеткирүү; конокторго тамактарды жана суусундуктарды жеткирүү; Интернет-кафеде конокторго тамактарды жана суусундук-

тарды жеткирүү; чекене соода ишканаларында жана алып кетүүчү соода кылуучу ишканаларында коноктор үчүн тамактарды жана суусундуктарды жеткирүү; ресторандардагы коноктор үчүн тамактарды жана суусундуктарды жеткирүү; чай, кофе, какао, газдалган суусундуктарды же жемиш ширелеринен суусундуктарды берүү; ылдам керектөө үчүн тамак-аш жеткирүү; жыйындар үчүн банкеттик тейлөө көрсөтүү; көргөзмө борборлоруна тамактарды жана суусундуктарды берүү; спорттук ишчаралар, концерттер, жыйындар жана көргөзмөлөр үчүн тамактарды жана суусундуктарды берүү; коноктор үчүн тамак-аш продуктыларын жана суусундуктарды берүү; ресторандарда жана барларда тамак-аш продуктыларын жана суусундуктарды берүү; ресторандардагы коноктор үчүн тамак-аш продуктыларын жана суусундуктарды берүү; коноктор үчүн тамак-аш продуктуларын, суусундуктарды жана убактылуу жашап турууларды берүү; кулинардык рецептер жаатында сунуштарды берүү; барлардын кызмат көрсөтүүлөрү; ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; чекене соода ишканаларында керектөө үчүн тамак-аш продуктуларын жана суусундуктарды даярдоо жана берүү; сыра кайнатуучу барларда суусундуктарды даярдоо; тамак-аш жана суусундуктарды даярдоо; түздөн-түз пайдалануу үчүн япон тамак-аш продуктуларын даярдоо; банкеттер үчүн тамак-аш продуктулары жана тамак-аш суусундуктары; ашкана жабдууларынын киреси; эмерек, ашкана дасторкон, майлыктарынын жана идиштеринин киреси; убактылуу турак-жайларды резервге калтыруу жана сактоо; ресторан бизнеси; ресторандар; ресторандар, барлар жана коомдук тамактануу жайлары; ресторандар жана коомдук тамактануу жайлары; өзүн-өзү тейлөө ресторандары; тамактарды жасалгалоо; бармендердин кызмат көрсөтүүлөрү; барлардын кызмат көрсөтүүлөрү; барлардын жана бистролордун кызмат

көрсөтүүлөрү; барлардын жана кейтерингдердин кызмат көрсөтүүлөрү (банкеттерди, тойлорду ж.б.у.с. ресторандык тейлөө); барлардын жана коктейлдик барлардын кызмат көрсөтүүлөрү; барлардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; кофе жана шире берүүчү барлардын кызмат көрсөтүүлөрү; кофе жана чай берүүчү барлардын кызмат көрсөтүүлөрү; шире берүүчү барлардын кызмат көрсөтүүлөрү; мейманкана номерлерин сактоо кызмат көрсөтүүлөрү; майрам учурунда мейманкаларды, ресторандарды сактоо, тапшырык берүү жана орун алуу кызмат көрсөтүүлөрү; коктейлдик ишчаралар үчүн буфеттердин кызмат көрсөтүүлөрү; муздак ысылыктар менен буфеттердин кызмат көрсөтүүлөрү [ресторандар]; шарап барларынын кызмат көрсөтүүлөрү; кардарлар үчүн убактылуу жашоо жана тамак-аш берүү кызмат көрсөтүүлөрү; эс алуу лагерлери тарабынан берилүүчү убактылуу жашоо кызмат көрсөтүүлөрү; тамак-аш жана суусундук чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүлөр; мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; кафелердин жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; кафе, ашкана жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; кафетерийлердин жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; кулинария жаатында консультациялык кызмат көрсөтүүлөр; тамак-аш продуктулары жана суусундуктар менен тейлөө жаатында консультациялык кызмат көрсөтүүлөр; жеке ашпозчунун кызмат көрсөтүүлөрү; ооруканалар үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; кабыл алуучу тарап тарабынан көрсөтүлүүчү конок номерлери үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; конференц-борборлор үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; корпоративдик ашканалар үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; европалык ашкананы камсыздоо үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг)

кызмат көрсөтүүлөрү; испаниялык ашкананы камсыздоо үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; тамак-аш жана суусундуктар менен камсыздоо үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; япониялык ашкананы камсыздоо үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; билим берүү мекемелери үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; мектептер үчүн коомдук тамактануу (кейтеринг) кызмат көрсөтүүлөрү; мейманканалардын, барлардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; пабдардын кызмат көрсөтүүлөрү; коомдук тамактануу жаатында көчмө кызмат көрсөтүүлөр; тамактарды жана суусундуктарды берүүчү көчмө кафелердин кызмат көрсөтүүлөрү; ресторандарды тамак-аш продуктулары жана суусундуктар менен камсыздоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр; ылдам тамак-аш ишканаларында тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр; ресторандарда жана барларда тамак-аш продуктуларын жана суусундуктарды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр; тамактарды жана суусундуктарды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр; тамактарды даярдоо жана аларды уюмдарга жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр; тамактарды даярдоо жана аларды үйлөргө жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр; тамактарды даярдоо жана аларды коктейлдик кечелерге жеткирүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр; тамактарды даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүлөр; ресторандарда жана мейманканаларда резервге калтыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр; ресторандар жана коомдук тамактануу мекемелери үчүн резервге калтыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр; алып кетүүчү соода кылуучу ылдам тамак-аш ишканаларынын кызмат көрсөтүүлөрү; ресторандардын, барлардын жана коктейль-барларынын кызмат көрсөтүүлөрү; тез тамактануу ресторандарынын жана узартылган тейлөө ресторандарынын кызмат көрсөтүүлөрү; вашоку ресторандарынын

кызмат көрсөтүүлөрү; үйгө жеткирип берүү менен алектенген ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрү; "удон" жана "соба" кесмелеринин ресторандарынын кызмат көрсөтүүлөрү; шарап жана шарап менен продуктулардын дал келүүлөрүнө тиешелүү кеңештерди берүү боюнча сомельенин кызмат көрсөтүүлөрү; япон ресторандарынын кызмат көрсөтүүлөрү.

\* \* \*

- (11) 17133
- (15) 26.02.2021
- (18) 22.01.2030
- (21) 20200026.3
- (22) 22.01.2020
- (73) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Del Para", Алматы (KZ)**
- (54)

**DEL PARA**

- (51) (57)  
32 – аперитивы безалкогольные; вина безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода ароматизированная; вода витаминизированная [напитки]; вода газированная; вода дистиллированная питьевая; вода ледниковая; вода минеральная ароматизированная; вода минеральная витаминизированная [напитки]; вода минеральная газированная; вода минеральная шипучая; вода негазированная; вода питьевая; вода питьевая бутилированная; вода содовая; вода содовая с лимонным соком; вода шипучая; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; коктейли фруктовые безалкогольные; кола [напитки безалкогольные]; концентраты для приготовления безалкогольных напитков; концентраты и пюре фруктовые для приготовления напитков; концентраты, сиропы и порошки для приготовления

безалкогольных напитков; концентраты фруктовых соков; лимонады; минеральные и газированные воды; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки газированные безалкогольные; напитки замороженные на основе фруктов; напитки изотонические; напитки и соки фруктовые; напитки кокосовые; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе ананасового сока; напитки на основе апельсинового сока; напитки на основе овощей; напитки на основе овощных соков безалкогольные; напитки на основе пива; напитки на основе томатного сока; напитки на основе фруктов; напитки на основе фруктов с ароматом чая безалкогольные; напитки на основе яблочного сока; напитки негазированные безалкогольные; напитки низкокалорийные безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки с ароматом кофе безалкогольные; напитки с ароматом фруктов; напитки с ароматом фруктов безалкогольные; напитки с ароматом чая безалкогольные; напитки с гуараной; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки, содержащие виноградный сок, безалкогольные; напитки, содержащие фруктовые соки, безалкогольные; напитки солодовые безалкогольные; напитки фруктовые; напитки фруктовые безалкогольные; напитки фруктовые со льдом; напитки шипучие; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оранжад; основы для фруктовых соков; пива, защищенные наименованием "Пилзнер"; пиво; пиво ароматизированное; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво пшеничное; пиво с ароматом кофе; пиво светлое; пиво слабоалкогольное; пиво солодовое; пиво чер-

ное [пиво из обжаренного солода]; пунш безалкогольный; пунш фруктовый безалкогольный; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сиропы для приготовления безалкогольных напитков; сиропы для приготовления лимонадов; сиропы для приготовления напитков; сиропы для приготовления напитков на основе сыворотки; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; смеси из фруктовых соков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; смузи овощные; смузи, содержащие зерновые культуры; смузи фруктовые; сок алоэ вера; сок ананасовый; сок апельсиновый; сок виноградный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; соки фруктовые газированные; соки фруктовые концентрированные; сок клюквенный; сок лайма для изготовления напитков; сок лимона для изготовления напитков; сок томатный [напиток]; сок яблочный; сок яблочный безалкогольный; составы безалкогольные для приготовления напитков; сусло пивное; тоники; экстракты фруктовые безалкогольные; эли; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков;

33 – арак; абсент [ликёр]; аперитивы; аперитивы на основе вина; аперитивы на основе горьких алкогольных напитков; аперитивы на основе дистиллированных ликёров; аперитивы на основе ликёра; бренди; вина; вина аперитивные; вина белые; вина виноградные; вина виноградные игристые; вина игристые; вина игристые природного брожения; вина клубничные; вина красные; вина, кроме игристых; вина, охраняемые наименованием места происхождения "Шампань"; вина розовые; вина сладкие; вина сладкие виноградные японские, содержащие экстракты женьшеня и коры хинного дерева; вина столовые; вина фруктовые; вина фруктовые игристые; винные спиртные напитки, охра-

няемые наименованием места происхождения "Арманьяк"; винные спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения "Коньяк"; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; коктейли алкогольные готовые; коктейли алкогольные, содержащие молоко; коктейли винные готовые; коктейли фруктовые алкогольные; крем ликёры; креплёные вина; кюрасо; ликер анисовый; ликёр черносмородиновый; ликеры; ликёры [дистиллированные]; ликёры на основе кофе; ликёры на травах; ликёры сладкие японские на основе риса [широзаке]; ликеры сливочные; ликёры, стимулирующие лекарства или напитки [алкогольные напитки]; ликёры японские с экстрактами трав; лимончелло [лимонные ликеры]; макколи [традиционное корейское вино]; напитки алкогольные горькие; напитки алкогольные дистиллированные; напитки алкогольные, дистиллированные из риса; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные из фруктов; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные на основе кофе; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки алкогольные солодовые, кроме пива; напитки на основе вин; напитки на основе рома; напитки слабоалкогольные, кроме пива, содержащие не более чем 1,2 % (по объему) алкоголя; напитки энергетические алкогольные; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; пунши; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения "Текила", с добавлением витаминов; спиртные напитки, охраняемые наименованием места происхождения "Текила"; спиртные напитки, охраняемые наименова-

нием места происхождения "Мескаль"; спиртовые сидры, охраняемые наименованием места происхождения "Кальвадос";

- 35 – составление бизнес-каталогов для публикации в Интернете; административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера или телефона; административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера; административная обработка заказов в рамках услуг, предоставляемых почтовыми компаниями; аренда площадей для размещения рекламы и рекламного материала; аренда площадей для размещения рекламы; аренда рекламных площадей на веб-сайтах; бизнес-консультации и рекомендации, касающиеся франчайзинга; внешнее административное управление для компаний; макетирование рекламы; маркетинг; наём штата сотрудников; онлайн маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в коммерческом управлении; помощь при организации сбыта (маркетинга); посредничество коммерческое; предоставление информации в области коммерческих операций; предоставление и аренда рекламных площадей и наружных рекламных площадей; предоставление и аренда рекламного пространства; предоставление информации в области глобальных надежных бизнес-решений; предоставление информации по корпоративному маркетингу; предоставление информации по вопросам трудоустройства через глобальную компьютерную сеть; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление консультаций в сфере управления бизнесом и изучения рынка; предоставление консультаций и информации, относящейся к коммерческому управлению бизнесом; предоставление помощи в области организации бизнеса; предоставление помощи в области продви-

жения бизнеса; предоставление помощи в области управления делами; предоставление помощи в управлении и работе коммерческого бизнеса; предоставление помощи в управлении коммерческой деятельностью; предоставление помощи в управлении коммерческой деятельностью по франшизе; предоставление помощи в управлении промышленными или коммерческими предприятиями; предоставление потребителям информации и консультаций относительно выбора продуктов и объектов покупки; предоставление потребителям информации о товарах; предоставление потребителям информации о товарах или услугах; предоставление потребителям информации о товарах через Интернет; предоставление пространства на веб-сайтах для рекламы товаров и услуг; предоставление статистической бизнес информации; предоставление статистической информации для предпринимательской или коммерческой деятельности; предоставление торговой и коммерческой контактной информации через Интернет; предоставление транспортных документов для третьих лиц [административные услуги]; предоставление управления персоналом и услуг по найму третьим лицам; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; презентация товаров потребителям; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение музыкальных концертов; продвижение особых мероприятий; продвижение товаров и услуг для третьих лиц посредством рекламы на Интернет сайтах; продвижение товаров для третьих лиц с помощью карт привилегированного пользователя; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; продвижение товаров и услуг других лиц с помощью программы лояльности для привилегированных клиентов; продвижение товаров и услуг третьих лиц по дисконтным программам; продвижение товаров и услуг третьих лиц по-

средством рекламных акций; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью печатных материалов; производство рекламных фильмов; производство телевизионной и радио рекламы; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных щитов; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прямой маркетинг; публикация печатного материала для рекламных целей; публикация печатного материала для рекламных целей в электронной форме; публикация печатного материала онлайн; публикация рекламного материала и текстов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама и маркетинговые услуги; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление базами данных; управление бизнес-информацией; управление бизнесом; управление бизнесом временное; управление бизнесом и информационные услуги; управление бизнесом и консультационные услуги; управление бизнесом и консультационные услуги по коммерческим вопросам; управление бизнесом оптовой и розничной торговли; управление бизнес-процессами; управление бизнес-про-

цессами и консалтинг; управление брендами; управление взаимоотношениями с клиентами; управление гостиничным бизнесом; управление гостиничным хозяйством для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программы возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; управление учетными записями продаж; управление учетом деловых операций; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги хозяйственно-консультативные, относящиеся к заключению и действию франшизы; предоставление помощи в области введения товаров в оборот в рамках договора франшизы; предоставление помощи в области делового управления в рамках договора франшизы; предоставление помощи в области делового управления и введения товаров в оборот в рамках договора франшизы;

43 – аренда залов; гостиничные услуги общественного питания; еда и напитки навынос; еда навынос; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; кафе-мороженое; пиццерии; подача алкогольных напитков; подача еды и напитков для гостей; подача еды и напитков для гостей в Интернет-кафе; подача еды и напитков для гостей в предприятиях розничной торговли и в предприятиях, торгующих навынос; подача еды и напитков для гостей в ресторанах; подача чая, кофе, какао, газированных напитков или напитков из фруктовых соков; поставки питания для немедленного потребления; предоставление банкетного обслуживания для собраний; предоставление еды и напитков в выставочных центрах; предоставление еды и напитков для спортивных мероприятий, концертов,

собраний и выставок; предоставление продуктов питания и напитков для гостей; предоставление продуктов питания и напитков в ресторанах и барах; предоставление продуктов питания и напитков для гостей в ресторанах; предоставление продуктов питания, напитков и временного проживания для гостей; предоставление рекомендаций в области кулинарных рецептов; предоставление услуг бара; предоставление услуг ресторанов; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для потребления в предприятиях розничной торговли; приготовление напитков в пивоваренных барах; приготовление пищи и напитков; приготовление японских продуктов питания для непосредственного употребления; продукты питания и напитки питания для банкетов; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; резервирование и бронирование временного жилья; ресторанный бизнес; рестораны; рестораны, бары и заведения общественного питания; рестораны и заведения общественного питания; рестораны самообслуживания; украшение еды; услуги барменов; услуги баров; услуги баров и бистро; услуги баров и кейтеринг (ресторанное обслуживание банкетов, свадеб и т. д.); услуги баров и коктейльных баров; услуги баров и ресторанов; услуги баров, предоставляющих кофе и соки; услуги баров, предоставляющих кофе и чай; услуги баров, предоставляющих соки; услуги бронирования гостиничных номеров; услуги бронирования и заказа гостиниц, ресторанов и размещения на время праздников; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; услуги буфетов с холодными закусками [рестораны]; услуги винных баров; услуги временного проживания и предоставление питания для клиентов; услуги временного проживания, предоставляемые лагерями отдыха; услуги в сфере питания и

напитков; услуги гостиниц и ресторанов; услуги кафе и ресторанов; услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги кафетериев и ресторанов; услуги консультационные в области кулинарии; услуги консультационные в области обслуживания продуктами питания и напитками; услуги личного повара; услуги общественного питания (кейтеринг) для больниц; услуги общественного питания (кейтеринг) для гостевых номеров, предоставляемых принимающей стороной; услуги общественного питания (кейтеринг) для конференц-центров; услуги общественного питания (кейтеринг) для корпоративных столовых; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения европейской кухни; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения испанской кухни; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения японской кухни; услуги общественного питания (кейтеринг) для образовательных учреждений; услуги общественного питания (кейтеринг) для школ; услуги отелей, баров и ресторанов; услуги пабов; услуги передвижные в области общественного питания; услуги передвижных кафе, предоставляющих еду и напитки; услуги по обеспечению ресторанов пищевыми продуктами и напитками; услуги по обслуживанию в заведениях быстрого питания; услуги по подаче пищевых продуктов и напитков в ресторанах и барах; услуги по предоставлению еды и напитков; услуги по приготовлению блюд и доставке их в организации; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приготовлению блюд и доставке их на коктейльные вечера; услуги по приготовлению пищи; услуги по резервированию в ресторанах и гостиницах; услуги по резервированию для ресторанов и заведений общественного питания;

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1, 2021  
ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕР / ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

---

услуги предприятия быстрого питания, торгующего навынос; услуги ресторана, бара и коктейль-бара; услуги ресторанов быстрого питания и ресторанов продленного обслуживания; услуги ресторанов вахоку; услуги ресторанов, занимающихся доставкой на дом; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги сомелье по предоставлению советов в отношении вина, и сочетаемости вин и продуктов; услуги японских ресторанов.

\* \* \*

- (11) 17134  
(15) 26.02.2021  
(18) 05.03.2030  
(21) 20200158.3  
(22) 05.03.2020  
(73) **Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", Аламудун (KG)**  
(54)



- 
- (11) 17134  
(15) 26.02.2021  
(18) 05.03.2030  
(21) 20200158.3  
(22) 05.03.2020  
(73) **"ШИН-ЛАЙН" жоопкерчилиги чектелген коому, Аламудун (KG)**  
(54) (төмөндө)  
(51) (57)  
29 – сүт азыктары;  
30 – балмуздак.  
(59) күрөң, сары, ак, жашыл, кара.

- (51) (57)  
29 – молочные продукты;  
30 – мороженое.  
(59) коричневый, желтый, белый, зеленый, черный.
-



**КӨРСӨТКҮЧТӨР  
 УКАЗАТЕЛИ**

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  
 күбөлүктөрдүн системалык көрсөткүчү**

**Систематический указатель свидетельств  
 на товарные знаки и знаки обслуживания**

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- льства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбө- лүктүн номери Номер свидете- льства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
9	17131	Эпл Инк., Калифорния (US)			Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", Аламудун (KG)
25	17123	Абдылдаев Азизбек Бактыбаевич, Бишкек (KG)	30	17128	"ШИН-ЛАЙН" жоопкерчилиги чектелген коому, Аламудун (KG)
25	17124	Абдылдаев Азизбек Бактыбаевич, Бишкек (KG)			Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", Аламудун (KG)
29	17134	"ШИН-ЛАЙН" жоопкерчилиги чектелген коому, Аламудун (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", Аламудун (KG)	30	17134	"ШИН-ЛАЙН" жоопкерчилиги чектелген коому, Аламудун (KG) Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", Аламудун (KG)
29	17132	"ШИН-ЛАЙН" жоопкерчилиги чектелген коому, Аламудун (KG)			Общество с ограниченной ответственностью "ШИН-ЛАЙН", Аламудун (KG)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны
32	17133	"Del Para" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "Del Para", Алматы (KZ)	34	17125	КейТи энд Джи Корпорейшн, Тэджон (KR)
			35	17133	"Del Para" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "Del Para", Алматы (KZ)
32	17126	"Alcomir" ("Алкомир") жоопкерчилиги чектелген коому, Бишкек (KG) Общество с ограниченной ответственностью "Alcomir" ("Алкомир"), Бишкек (KG)	35	17127	А.Т. Холдинг ЛЛС, Чарлстаун (KN)
			37	17129	Ажиматов Каныбек Борубаевич, Тулейкен (KG)
33	17130	Рам Криэйшн энд Продактс, Инк., Роуд Таун (VG)	43	17133	"Del Para" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "Del Para", Алматы (KZ)
33	17133	"Del Para" жоопкерчилиги чектелген шериктиги, Алматы (KZ) Товарищество с ограниченной ответственностью "Del Para", Алматы (KZ)			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КӨРСӨТКҮЧТӨР / УКАЗАТЕЛИ

**FG4W Товардык белгилерге жана тейлөө белгилерине  
күбөлүктөрдүн номерленген көрсөткүчү**

**Нумерационный указатель свидетельств  
на товарные знаки и знаки обслуживания**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки	Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	ТКЭЖдин классы Класс МКТУ	Өтүнмөнүн номери Номер заявки
17123	25	20190814.3	17129	37	20200056.3
17124	25	20190815.3	17130	33	20200227.3
17125	34	20200081.3	17131	09	20200201.3
17126	32	20200096.3	17132	29	20190661.3
17127	35	20200176.3	17133	32; 33; 35; 43	20200026.3
17128	30	20200162.3	17134	29; 30	20200158.3

**КАБАРЛООЛОР  
ИЗВЕЩЕНИЯ**

**МК4А Ойлоп табууларга берилген патенттердин коргоо мөөнөттөрү бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу**

**Прекращение действия патентов Кыргызской Республики на изобретения ввиду истечения срока действия**

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
17	01.01.1995 № 1/1995	3411652/SU	11.03.1982	01.09.2002
18	01.01.1995 № 1/1995	3308434/SU	10.07.1981	01.09.2001
19	01.01.1995 № 1/1995	4894265/SU	21.01.1991	02.02.2009
49	01.02.1995 № 1/1996	2598652/SU	21.03.1978	13.06.1998
50	01.02.1995 № 1/1996	3783641/SU	25.06.1984	19.07.2012
51	01.02.1995 № 2/1996	2553299/SU	14.12.1977	24.10.1998
73	01.07.1995 № 3/1996	3911822/SU	26.06.1985	24.10.2001
81	01.07.1995 № 3/1996	2462904/SU	23.03.1977	26.07.1997
86	01.07.1995 № 3/1996	2584103/SU	27.02.1978	26.07.1997

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
88	01.07.1995 № 3/1996	4742101/SU	10.10.1989	26.07.2009
90	01.07.1996 № 3/1996	2624348/SU	09.06.1978	26.07.1998
91	01.01.1996 № 4/1996	2645701/SU	09.08.1978	26.07.1999
92	01.01.1996 № 4/1996	2891755/SU	12.03.1980	26.07.1999
93	01.01.1996 № 4/1996	2481551/SU	22.04.1977	26.07.1997
94	01.01.1996 № 4/1996	2949072/SU	21.07.1980	26.07.1997
96	01.01.1996 № 4/1996	2439818/SU	18.01.1977	26.07.1997
97	01.01.1996 № 4/1996	4742324/SU	13.11.1989	26.07.2009
98	01.01.1996 № 4/1996	4356324/SU	09.08.1988	26.07.2009
100	01.01.1996 № 4/1996	3652706/SU	10.10.1983	26.07.2004
101	01.01.1996 № 4/1996	2893257/SU	06.03.1980	26.07.2000
103	01.01.1996 № 4/1996	3866303/SU	07.03.1985	26.07.2005

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
105	01.01.1996 № 4/1996	2536450/SU	28.10.1977	26.07.1998
106	01.01.1996 № 4/1996	2571453/SU	23.01.1978	26.07.1998
120	01.01.1996 № 1/1997	2508003/SU	22.07.1977	31.10.1997
121	01.01.1996 № 1/1997	3555593/SU	17.02.1983	31.10.2003
122	01.07.1996 № 1/1997	3298601/SU	02.06.1980	31.10.2001
123	01.07.1996 № 1/1997	3659797/SU	05.11.1983	31.10.2001
124	01.07.1996 № 1/1997	4203183/SU	14.08.1987	31.10.2007
125	01.07.1996 № 1/1997	3233703/SU	08.01.1981	31.10.2001
126	01.07.1996 № 1/1997	4202160/SU	24.03.1987	22.11.2006
127	01.07.1996 № 1/1997	4830110/SU	01.06.1990	22.11.2010
131	01.10.1996 № 2/1997	4355807/SU	09.03.1988	26.07.2008
132	01.10.1996 № 2/1997	4894717/SU	25.02.1991	31.10.2010

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
139	01.10.1996 № 2/1996	4830460/SU	17.07.1990	30.10.2010
141	01.10.1996 № 2/1997	2484453/SU	31.05.1977	01.08.1997
144	01.10.1996 № 2/1997	4613917/SU	25.04.1989	31.10.2009
145	01.10.1996 № 2/1997	5001676/SU	28.09.1991	01.08.2007
147	01.10.1996 № 2/1997	4203050/SU	05.06.1987	31.10.2007
149	01.10.1996 № 2/1997	4613245/SU	13.01.1989	31.10.2007
152	01.10.1996 № 2/1997	3302642/SU	30.06.1981	26.12.2001
153	01.10.1996 № 2/1997	2768351/SU	28.05.1979	26.12.1999
158	01.01.1997 № 3/1997	940142.1	26.07.1994	26.07.2014
160	01.01.1997 № 3/1997	940132.1	26.07.1994	26.07.2014
162	01.01.1997 № 3/1997	2512152/SU	17.08.1977	29.04.1997
171	01.01.1997 № 3/1997	940201.1	26.07.1994	26.07.2014

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
174	01.01.1997 № 3/1997	940144.1	26.07.1994	26.07.2014
175	01.01.1997 № 3/1997	940211.1	28.12.1994	28.12.2014
177	01.01.1997 № 3/1997	3344196/SU	01.10.1981	21.02.2002
182	01.04.1997 № 4/1997	940001.1	04.01.1994	04.01.2014
194	01.04.1997 № 4/1997	940238.1	26.07.1994	26.07.2014
219	01.10.1997 № 1/1998	940208.1	31.10.1994	31.10.2014
242	30.09.1998 № 3/1998	940209.1	31.10.1994	31.10.2014
243	30.09.1998 № 3/1998	940202.1	26.07.1994	26.07.2014
249	30.12.1998 № 4/1998	960468.1	07.08.1996	14.05.2016
267	30.12.1999 № 4/1999	960471.1	05.08.1996	07.05.2016
268	30.12.1999 № 4/1996	960439.1	02.07.1996	09.05.2016
270	31.03.2000 № 1/2000	960314.1	28.02.1996	28.02.2016



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
271	31.03.2000 № 1/2000	960371.1	21.05.1996	21.05.2016
276	30.06.2000 № 2/2002	960511.1	12.08.1996	13.05.2016
277	30.06.2000 № 2/2000	960524.1	04.09.1996	13.06.2016
281	30.06.2000 № 2/2000	960521.1	02.09.1996	13.06.2016
299	29.12.2000 № 4/2000	960393.1	30.04.1996	07.10.2014
302	29.12.2000 № 4/2000	950122.1	17.01.1995	17.01.2015
307	01.02.2001 № 1/2001	980057.1	18.05.1998	19.10.2015
308	01.02.2001 № 1/2001	940011.1	01.03.1994	01.03.2014
309	01.02.2001 № 1/2001	940082.1	24.08.1994	24.08.2014
314	01.02.2001 № 1/2001	970087.1	09.06.1997	09.06.2017
315	01.02.2001 № 1/2001	980025.1	07.05.1998	07.05.2018
316	01.03.2001 № 2/2001	940134.1	26.07.1994	26.07.2014

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
322	01.03.2001 № 2/2001	970001.1	06.01.1997	01.07.2015
323	01.03.2001 № 2/2001	940225.1	10.11.1994	10.11.2014
325	01.03.2001 № 2/2001	970176.1	14.11.1997	22.03.2016
338	30.09.2001 № 8/2001	970073.1	30.05.1997	30.05.2017
345	30.04.2002 № 4/2002	960576.1	25.07.1996	23.05.2015
347	30.04.2002 № 4/2002	960501.1	12.08.1996	13.05.2016
352	01.10.2002 № 9/2002	960569.1	31.10.1996	02.05.2015
354	31.10.2002 № 10/2002	970072.1	28.05.1997	14.11.2015

**МК1А Ойлоп табууларга берилген өтүнмө ээсинин  
жоопкерчилигиндеги патенттердин коргоо мөөнөттөрү  
бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу**

**Прекращение действия патентов под ответственность  
заявителя Кыргызской Республики на изобретения  
ввиду истечения срока действия**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
2	01.01.1995 № 1/1995	930002.1	20.09.1993	20.09.2000
15	01.01.1995 № 1/1995	940001.1	04.01.1994	04.01.2014
25	01.02.1995 № 1/1996	940011.1	01.03.1994	01.03.2014
52	01.02.1995 № 2/1996	940082.1	24.08.1994	24.08.2014
56	01.02.1995 № 2/1996	940084.1	14.11.1994	14.11.2014
69	01.07.1995 № 3/1996	950122.1	17.01.1995	17.01.2015
94	01.01.1996 № 4/1996	940108.1	30.12.1994	30.12.2001
143	01.01.1997 № 3/1997	960361.1	18.04.1996	18.04.2003

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
164	01.04.1997 № 4/1997	940261.1	31.10.1994	31.10.2001
200	01.10.1997 № 1/1998	960314.1	28.02.1996	28.02.2016
228	30.06.1998 № 2/1998	940212.1	30.12.1994	13.12.2014
304	30.03.1999 № 1/1999	970094.1	18.06.1997	18.06.2017
320	30.06.1999 № 2/1999	980025.1	07.05.1998	07.05.2020
373	31.03.2000 № 1/2000	940226.1	10.11.1994	10.11.2014
431	01.03.2001 № 2/2001	990015.1	18.03.1999	18.03.2020
516	31.07.2002 № 7/2002	20000067.1	31.07.2000	31.07.2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

**МК1К Пайдалуу моделдерге берилген өтүнмө ээсинин  
жоопкерчилигиндеги патенттердин коргоо мөөнөттөрү  
бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу**

**Прекращение действия патентов под ответственность  
заявителя Кыргызской Республики на полезные модели  
ввиду истечения срока действия**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
9	01.10.1996 № 2/1997	950009.2	29.04.1995	30.04.2000
18	30.06.1998 № 2/1998	960002.2	09.04.1997	10.04.2002
24	30.12.1998 № 4/1998	970015.2	23.09.1996	24.09.2001
68	30.12.2005 № 12/2005	20040007.2	25.05.2004	26.05.2012
74	30.11.2006 № 11/2006	20060007.2	12.05.2004	13.05.2012
79	31.12.2007 № 12/2007	20060006.2	26.09.2006	27.09.2014
86	31.01.2009 № 1/2009	20070010.2	09.08.2007	10.08.2015
116	30.11.2010 № 11/2010	20100002.2	02.10.2009	03.10.2014

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
133	30.11.2011 № 11/2011	20100027.2	19.10.2010	20.10.2015
141	31.05.2012 № 5/2012	20110005.2	14.03.2011	15.03.2019
146	30.09.2012 № 9/2012	20120015.2	21.04.2011	22.04.2019
158	31.07.2013 № 7/2013	20120008.2	01.06.2012	02.06.2020

**МК4L Өнөр жай үлгүлөрүнө берилген патенттердин коргоо  
мөөнөттөрү бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу**

**Прекращение действия патентов Кыргызской Республики  
на промышленные образцы ввиду истечения срока действия**

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
41	30.08.2003 № 8/2003	20010082.4	24.09.2001	25.09.2016
42	30.08.2003 № 8/2003	20010083.4	24.09.2001	25.09.2016

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Патенттин номери Номер патента	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
43	30.08.2003 № 8/2003	20010084.4	24.09.2001	25.09.2016
45	28.04.2006 № 4/2006	20040012.4	30.06.2004	30.06.2019
50	30.04.2008 № 4/2008	20050035.4	30.11.2005	01.12.2015
51	30.06.2008 № 6/2008	20050032.4	17.10.2005	18.10.2020

**МК1L Өнөр жай үлгүлөрүнө берилген өтүнмө ээсинин  
жоопкерчилигиндеги патенттердин коргоо мөөнөттөрү  
бүткөндүгүнө байланыштуу күчүн токтотуу**

**Прекращение действия патентов под ответственность заявителя  
Кыргызской Республики на промышленные образцы  
ввиду истечения срока действия**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
28	01.10.2001 № 9/2001	20010078.4	27.04.2001	28.04.2016
67	28.04.2006 № 4/2006	20050012.4	28.07.2005	29.07.2020

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ**

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин номери Номер патента под ответственность заявителя	Жарыяланган датасы, бюллетендин номери Дата публикации, номер бюллетеня	Каттоо номери Регистрационный номер	Өтүнмө берилген датасы Дата подачи	Күчүнүн мөөнөтү өткөн датасы Дата истечения срока действия
68	28.04.2006 № 4/2006	20050013.4	28.07.2005	29.07.2020
69	28.04.2006 № 4/2006	20050014.4	28.07.2005	29.07.2020

**ND4W Товардык белгилердин каттоо мөөнөтүн узартуу**

**Продление срока регистрации товарных знаков**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
1621	Дзе Кока-Кола Компани, Делавэр штатынын корпорациясы (US) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр (US)	05.04.2031
6083	Рекордати Айленд Лимитид, Рейхинс Ист, Рингаскидди Ко. Корк, Ирландия (IE)	22.02.2031
6484	НЕК Корпорейшн, Токио (JP)	04.04.2031
10788	Максумов Абдулхамид Максумович, Бишкек (KG)	18.03.2031
11143	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	09.03.2031
11144	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	09.03.2031



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Күчүнүн мөөнөтү узартылган дата (чейин) Дата, до которой продлен срок действия
11145	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11146	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11147	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11149	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11150	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11152	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11153	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11171	Дзе Кока-Кола Компани, Делавэр штатынын корпорациясы, Джорджия штаты, Джорджия (US) Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр, штат Джорджия, Джорджия (US)	01.04.2031
11189	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	09.03.2031
11190	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	09.03.2031
11192	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	09.03.2031
11330	Аджанта Фарма Лимитед, Мумбай (IN)	16.05.2031
11363	Монстер Энерджи Компани, Делавэр штатынын корпорациясы, Калифорния (US) Монстер Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр, Калифорния (US)	14.06.2031

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛОЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

**HC4W Товардык белгилердин ээлеринин аталыштарын өзгөртүү**

**Изменение наименований владельцев товарных знаков**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин жаңы ээси, дареги, өлкөнүн коду Новый владелец товарного знака, адрес, код страны
12151	"ANGLESEY FOOD" туунду ишканасы, Ташкент (UZ) Дочернее предприятие "ANGLESEY FOOD", Ташкент (UZ)	"ANGLESEY FOOD" жоопкерчилиги чектелген коому түрүндөгү чет өлкөлүк ишкана, дареги: Өзбекстан Республикасы, Ташкент ш., Чиланзар району, Туроб Тула көч., 57-үй, «Беш Агач» базарынын аймагында (UZ) Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ANGLESEY FOOD", адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Туроб Тула, дом 57, на территории рынка «Беш Агач» (UZ)
12152	"ANGLESEY FOOD" туунду ишканасы, Ташкент (UZ) Дочернее предприятие "ANGLESEY FOOD", Ташкент (UZ)	"ANGLESEY FOOD" жоопкерчилиги чектелген коому түрүндөгү чет өлкөлүк ишкана, дареги: Өзбекстан Республикасы, Ташкент ш., Чиланзар району, Туроб Тула көч., 57-үй, «Беш Агач» базарынын аймагында (UZ) Иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "ANGLESEY FOOD", адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Туроб Тула, дом 57, на территории рынка «Беш Агач» (UZ)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

**HE4W Товардык белгилердин ээлеринин даректерин өзгөртүү**

**Изменение адреса владельцев товарных знаков**

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
11143	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11144	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11145	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11146	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11147	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
11149	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11150	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11152	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11153	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11189	Ротафарм Лимитед, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
КАБАРЛООЛОР / ИЗВЕЩЕНИЯ

Күбөлүктүн номери Номер свидетельства	Товардык белгинин ээси, өлкөнүн коду Владелец товарного знака, код страны	Товардык белгинин ээсинин жаңы дареги, өлкөнүн коду Новый адрес владельца товарного знака, код страны
11190	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
11192	Уорлд Медисин, Эссекс (GB)	Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Улуу Британия (GB) Граунд Фло, Гадд Хаус, Аркадия Авеню, Финчли, Лондон N3 2JU, Великобритания (GB)
14732	Хёндэ Мотор Компани, Сеул (KR)	12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул, 06797, Корея Республикасы (KR) 12, Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул, 06797, Республика Корея (KR)

## ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программалардын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

Публикация сведений о программных продуктах, зарегистрированных в Государственных реестрах программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики

### ЭЭМ ҮЧҮН ПРОГРАММАЛАР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Күбөлүктүн номери:	667
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20210002.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	27.01.2021
Авторлору:	Аликулов Алишер Кадыркулович (КР) Насырканов Нурзамат Рахатбекович (КР)
Укук ээси:	«Скай Мобайл» ЖЧКсы
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	«Смарт Касса»
Аннотация:	<p>«Скай Мобайл» ЖЧКсы КР салык кызматы менен биргеликте КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 24-июнундагы № 35-б токтомуна ылайык “Санарип Кыргызстан” улуттук стратегиясынын алкагында санариптик технологияны жайылтуу үчүн өз ара иштешүүнү башташууда. Санариптик ыңгайлуулуктун мезгили келди.</p> <p>Санариптик инновациялар бизнеске инвестиция үчүн бир кыйла жагымдуу болууга жана ак ниет салык төлөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоону талап кылган заманбап куралдарды өздөштүрүүгө көмөктөшөт.</p> <p>Бюджетке келип түшкөн салыктын ар бир сому өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө пайдаланылат. Ошентип, кайсы болбосун салык - бул Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн салым.</p>

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

---

«Смарт Касса» - бул салык органдарына онлайн режимде маалыматтарды көрсөтүү жана электрондук фискалдык квитанцияларды берүү менен мобилдик телефонундагы кассалык аппарат. Салык кызматында автоматтык түрдө каттоодон өтүү жана жеке кабинетиниз аркылуу алыстан башкаруу жана көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү менен ФМОго тез туташуу.

**Функционалдык мүмкүнчүлүктөрү:**

- Соода точкасынын каттоосу
- Кезектешмелердин ачылышы жана жабылышы
- Онлайн чектерди басып чыгаруу жана берүү
- Сооданы кайтаруу
- Кезектеги кезектешмелер жана бардык кезектешмелердин тарыхы жөнүндө отчетторду алуу.

Андан ары компания бардык жаңы функцияларды жайылтуу менен тиркемелерди жакшыртат. Компанияда электрондук отчеттуулукту жана электрондук санариптик кол тамгаларды берүү жаатында КР МСКсында иштөө тажрыйбасы болот.

ЭЭМдин түрү:	Android операциялык системасынын базасындагы мобилдик түзүлүш
Программалоонун тили:	Kotlin
Операциялык система:	500 MB
Программанын көлөмү:	Даяр программа: 7.4 Mb. Баштапкылар: 59 Mb

\* \* \*

Номер свидетельства:	<b>667</b>
Регистрационный номер заявки:	20210002.6
Дата поступления заявки:	27.01.2021
Авторы:	Аликулов Алишер Кадыркулович (КР) Насырканов Нурзамат Рахатбекович (КР)
Правообладатель:	ОсОО «Скай Мобайл»
Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	<b>«Смарт Касса»</b>

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

---

Аннотация:

ОсОО «Скай Мобайл» совместно с налоговой службой КР согласно постановлению Правительства КР от 24 июня 2020 года № 35-п в рамках национальной стратегии «Санарип Кыргызстан» начинают взаимодействие для внедрения цифровых технологий. Настало время цифровых удобств!

Цифровые инновации помогут бизнесу стать более привлекательным для инвестиций и освоить современные инструменты, призванные защитить интересы добросовестных налогоплательщиков.

Каждый сом налогового сбора поступивших в бюджет, будет использован на развитие экономики страны. Таким образом, любой налог - это вклад в светлое будущее Кыргызстана.

«Смарт Касса» - это контрольно-кассовая машина в вашем мобильном телефоне с онлайн передачей данных в налоговые органы и выдачей электронных фискальных чеков. Автоматическая регистрация в налоговой и быстрое подключение к ОФД с возможностью удаленного управления и контроля через личный кабинет.

**Функциональные возможности:**

- Регистрация торговой точки
- Открытие и закрытие смен
- Пробитие и выдача онлайн чеков
- Возврат продажи
- Получение отчетов о текущей смене и история всех смен.

В дальнейшем компания будет улучшать приложения, внедряя новейшие функции. У компании уже имеется опыт работы с ГНС КР в области предоставления электронной отчетности и электронных цифровых подписей.

Тип ЭВМ:

Мобильные устройства на базе операционной системы Android

Язык программирования:

Kotlin

Операционная система:

500 МВ

Объем программы:

Готовая программа: 7.4 Мб. Исходники: 59 Мб

---



ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

---

Күбөлүктүн номери:	<b>668</b>
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20210003.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	29.01.2021
Автору:	Исаев Айбек Аскарбекович (КР)
Ужук ээси:	ОсОО «БиТэк»
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	<b>EAPortal - электрондук бухгалтердик портал</b>
Аннотация:	<p>«EAPortal» программалык комплекси отчеттуулукту топтоо, бириктирүү жана талдоо борборлоштурулган системасын уюштуруу үчүн арналган.</p> <p>Продукт WEB-технологиялардын негизинде курулган, ал программалык камсыздоону алдын ала орнотуусуз персоналдык компьютер, ноутбук, планшет ж.б. ушул сыяктуу кайсы болбосун түзүлүш менен кирүү мүмкүндүгүн жана жаңылоону көз ирмемде жеткирүүгө мүмкүндүк түзөт.</p> <p>Продуктта маалыматтардын сакталышы жана күн сайын маалыматтарды архивдештирүү каралган.</p> <p>"EAPortal" - бул отчетторду киргизүү, сактоо, жогорку колдонуучуларга өткөрүп берүү, топтомду текшерүү жана ар кандай типтеги отчетторду консолидациялоо үчүн иштелип чыккан, көп колдонуучу Веб-багытындагы колдонмонун программалык чечими.</p> <p>Продукт тиешелүү бюджеттин отчеттуулугун түзүүнү жана бириктирүүнү жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү администрациялардын жетекчилери жана адистери тарабынан ыңгайлуу пайдаланууну камсыздоо үчүн көп деңгээлдүү пайдалануучулук иерархияны колдойт.</p>
ЭЭМдин түрү:	CPU - 24 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (2 Sockets)
Оперативдик эс тутум:	6 GB Туруктуу эс тутуму - 150 GB
Программалоонун тили:	Kotlin, Spring, JavaScript, React
Операциялык система:	Ubuntu
Программанын көлөмү:	15 Мбайт

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

---

\* \* \*

Номер свидетельства:	<b>668</b>
Регистрационный номер заявки:	20210003.6
Дата поступления заявки:	29.01.2021
Автор:	Исаев Айбек Аскарбекович (КР)
Правообладатель:	ОсОО «БиТэк»
Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	<b>EAPortal - электронный бухгалтерский портал</b>
Аннотация:	<p>Программный комплекс «EAPortal» предназначен для организации централизованной системы сбора, консолидации и анализа отчетности.</p> <p>Продукт построен на основе WEB-технологий, что позволяет мгновенную поставку обновлений и доступ с любого устройства, таких как: персональный компьютер, ноутбук, планшет и т. п. без предварительной установки программного обеспечения.</p> <p>В продукции предусмотрена сохранность данных и ежедневное архивирование данных.</p> <p>«EAPortal» представляет собой многопользовательское Web-ориентированное прикладное программное решение, предназначенное для ввода, хранения, передачи вышестоящим пользователям отчетности, проверки свода и консолидации отчетности разных видов.</p> <p>Продукт поддерживает многоуровневую пользовательскую иерархию для обеспечения комфортного пользования руководителями и специалистами органов исполнительной власти и местных администраций, осуществляющих составление и консолидацию отчетности соответствующих бюджетов.</p>
Тип ЭВМ:	CPU - 24 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz (2 Sockets)
Оперативная память:	6 GB Постоянная память - 150 GB
Язык программирования:	Kotlin, Spring, JavaScript, React
Операционная система:	Ubuntu
Объем программы:	15 Мбайт

---

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

---

Күбөлүктүн номери:	<b>669</b>
Өтүнмөнүн каттоо номери:	20210004.6
Өтүнмөнүн берилген датасы:	12.02.2021
Автору:	Кирица Григорий (Chirita Grigori) (Республика Молдова)
Ужук ээси:	«Софт Менеджер» жоопкерчилиги чектелген коому
Өлкө:	Кыргыз Республикасы
Программа:	<b>«AccessData» автоматташтырылган маалыматтык системасы</b>
Аннотация:	<p>«AccessData» автоматташтырылган маалыматтык системасы (мындан ары - “АМС”). АМСнын арналышы болуп, ИИМде маалыматтардын ар түрдүү булактарынан (маалымат базалары) керектүү маалыматты издөөнү жана пайдаланууну жүзөгө ашырууга мүмкүндүк түзүүчү бирдиктүү жана борборлоштурулган издөө тиркемесин түзүү саналат.</p> <p>Төмөнкүлөр АМСнын максаты болуп саналат:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- керектүү маалыматтарды ыкчам алуу;</li><li>- суралган маалыматтын эсебин камсыздоо;</li><li>- башка маалыматтык системалар менен белгиленген тартипте өз ара иштешүүнү камсыздоо;</li><li>- ага ыңгайлуу кирүү мүмкүндүгүн жана ишенимдүү сактоону уюштуруу менен, бул чөйрөдө бирдиктүү маалыматтык мейкиндигинин иштеши.</li></ul>
ЭЭМдин түрү:	1.6 ГГц же андан жогору кубаттуулуктагы процессор, 1 ГВт ОЭТ (виртуалдык машина үчүн 1,5 ГВт), эркин дисктик мейкиндиктин 10ГБты (NTFS). 5400 көл/мүн шпинделинин жыштык айлануусу менен катуу диск. DirectX 9 менен сыйышуучу жана 1024 x 768 чекит жана андан жогору уруксат берилүүчү экранды көтөрүүчү адаптер
Оперативдик эс тутум:	4 ГБ
Программалоонун тили:	C# ASP .NET
Операциялык система:	MSSQL платформасында маалымат базаларын пайдаланууда Windowsserver 2012
Программанын көлөмү:	67,6 MB

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021  
ПРОГРАММАЛЫК ПРОДУКТУЛАР / ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

---

\* \* \*

Номер свидетельства:	<b>669</b>
Регистрационный номер заявки:	20210004.6
Дата поступления заявки:	12.02.2021
Автор:	Кирица Григорий (Chirita Grigori) (Республика Молдова)
Правообладатель:	Общество с ограниченной ответственностью «Софт Менеджер»
Страна:	Кыргызская Республика
Программа:	<b>Автоматизированная информационная система «AccessData»</b>
Аннотация:	<p>Автоматизированная информационная система «AccessData» (далее - «АИС»). Назначением АИС является создание в МВД единого и централизованного поискового приложения, позволяющего осуществление поиска и использования необходимой информации из разных источников информации (баз данных).</p> <p>Целями АИС являются:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- оперативное получение необходимой информации;</li><li>- обеспечение учета запрашиваемой информации;</li><li>- обеспечение в установленном порядке взаимодействия с иными информационными системами;</li><li>- функционирование единого информационного пространства в данной сфере, с организацией надежного хранения и удобного доступа к нему.</li></ul>
Тип ЭВМ:	Процессор мощностью 1.6 ГГц или выше, 1 ГВт ОЗУ (1,5 ГВт для виртуальной машины), 10ГВт (NTFS) свободного дискового пространства. Жесткий диск с частотой вращения шпинделя 5400 об/мин. Видеоадаптер, совместимый с DirectX 9 и поддерживающий разрешение экрана 1024 x 768 точек и выше
Оперативная память:	4 ГБ
Язык программирования:	C# ASP .NET
Операционная система:	Windowsserver 2012 при использовании базы данных на платформе MSSQL
Объем программы:	67,6 MB

---

**ГААГА МАКУЛДАШУУСУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  
КОРГОЛУУЧУ ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮ**

**ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ**

№	(11) ӨҮгө өтүнмөнүн каттоо номери Регистра- ционный номер заявки на ПО	(15) Каттоо датасы Дата регист- рации	Кыргыз- патентке өтүнмө келип тушкөн дата Дата пос- тупления заявки в Кыргыз- патент	(23) (30) Артык- чылык датасы Дата приори- тета	(73) Патент ээси, өлкөнүн коду Патенто- владелец, код страны	(54) ӨҮнүн аталышы Название ПО	(51) ӨҮЭЖ- дин классы Класс МКПО	(28) (20) Өтүнмөгө киргизил- ген ӨҮнүн номери (ва- риант-тары) Номер (варианты) ПО, вклю- ченного в заявку	(18) Каттоонун күчүнүн мөөнөтү бүткөн дата Дата исте- чения срока действия регист- рации	ӨҮнүн эл аралык бюллете- нинин номери Номер Междуна- родного бюллете- ня ПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DM/204 152	30.07.2019	03.02.2020	Nos. 1, 2, 3, 4: 22.02.2019; 144550; СН	ROLEX SA (СН)	Watch case; Watch dial Саат үчүн тулку; Сааттын циферблаты Корпус для часов; Циферблат часов	10-07	4	30.07.2024	05/2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	DM/205 397	26.03.2019	03.02.2020	No. 1: 26.09.2018; 2018504167; RU	Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «DZIDIPRO» (RU)	Container for foodstuffs with transparent lid Продуктулар үчүн тунук капкагы менен контейнер Контейнер для продуктов с прозрачной крышкой	09-03	1	26.03.2024	05/2020
3	DM/205 412	12.04.2019	03.02.2020		COGNAC FERRAND (FR)	Bottle Шیشه Бутылка	09-01	1	12.04.2024	05/2020
4	DM/205 533	12.12.2018	10.02.2020		Limited Liability Company Scientific- production association “StarLine” (RU)	Wireless remote control with a graphical user interface Графикалык интерфейси менен аралыктан башкаруучу өткөргүчсүз пульт Беспроводной пульт дистанционного управления с графическим интерфейсом	14-03	2	12.12.2023	06/2020

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК, № 3/1,2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	DM/202 702	09.08.2019	17.02.2020		HARRY WINSTON SA (CH)	Ring Асыл таштуу шакек Перстень	11-01	2	09.08.2024	07/2020
6	DM/203 250	14.08.2019	17.02.2020		HARRY WINSTON SA (CH)	Earring; Necklace; Ring Сөйкө; Шуру; Асыл таштуу шакек Серьги; Ожерелье; Перстень	11-01	4	14.08.2024	07/2020
7	DM/205 721	07.08.2019	17.02.2020	No. 1: 05.04.2019; 29/686,669; US; DAS: 1499; No. 1: 07.02.2019; 16/270,250; US; DAS: 5964	Guide Beauty LLC (US)	Wand holder for cosmetic brushes Косметикалык кылкалемдер үчүн койгуч Подставка для косметических кисточек	04-02	1	07.08.2024	07/2020
8	DM/207 937	16.04.2020	19.10.2020		Ganten (Shenzhen) Food and Beverage Group Co., Ltd. (IT)	Beverage bottle Суусундуктар үчүн шише Бутылка для напитков	09-01	1	16.04.2025	42/2020

Кошумча маалыматтар <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/> сайтында  
Дополнительные данные на сайте: <http://www.wipo.int/designdb/hague/en/>

**(БЕЛГИНИН) ТҮСТҮҮ СҮРӨТТӨЛҮШҮ  
ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (ЗНАКА)**

Белгини (сүрөттөлүшүн) кайра чыгаруунун пайдаланылган ыкмасы белгини бардык нюанстары (кошумча түстөрү) менен так сүрөттөөгө мүмкүндүк бербейт

Используемый способ воспроизведения (изображения) знака не позволяет точно изобразить знак со всеми нюансами (оттенками)

17127




17129



17128



17134





**ОЙЛОП ТАБУУЛАРГА ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - Кыргыз Республикасынын коргоо документтеринин номери
- (12) - документтин табигый тилдеги түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - кошумча материалдар боюнча приоритет күнү
- (31) - ошонун негизинде конвенциялык приоритет суралган өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (46) - коргоо документи жарыяланган күн, бюллетендин номери
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекстери
- (54) - ойлоп табуунун аталышы
- (57) - ойлоп табуунун рефераты же формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси жана патент ээси болуп саналган ойлоп табуунун автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмөнү берүүнүн каттоо номери, күнү
- (89) - документтин номери жана Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык келип чыгуу өлкөсүнүн коду

**ТОВАРДЫК БЕЛГИЛЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРДЫ  
ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - каттоо номери
- (15) - катталган күнү
- (18) - товардык белгиге укуктук коргоонун аракетинин мөөнөтүнүн аяктоочу күнү
- (21) - өтүнмө номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суроонун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритет күнү
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсү
- (51) - товарларды жана белгилерди каттоо үчүн Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл аралык жиктемесине (ТКЭЖ) ылайык класска же класстарга көрсөтмө
- (53) - белгилердин сүрөт элементтеринин эл аралык жиктөөгө ылайык белгилердин сүрөт элементтеринин баяндоосу (Вена жиктемеси)
- (54) - товардык белгинин сүрөтү
- (55) - товардын жамааттык болуп эсептелишине көрсөтмө
- (56) - белги көлөмдүү болуп санала тургандыгына көрсөтмө
- (57) - товардык белгинин катталгандыгын билдирүү үчүн товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси
- (58) - белгинин айрым элементтерин коргоодон алып таштоо (дискламация)
- (59) - өтүнмө берилген түстөрдү көрсөтүү
- (73) - товардык белгинин ээсинин аты жана дареге, өлкөнүн коду

**ӨНӨР ЖАЙ ҮЛГҮЛӨРҮНӨ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (10) - СССРдин коргоо документинин номери
- (11) - коргоо документинин номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (15) - катталган күнү
- (17) - коргоонун узактыгы
- (19) - жарыяланган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөгө көрсөтүлгөн күндү кошкондо приоритеттин башка күнү
- (24) - коргоо документинин аракети башталган күн
- (31) - конвенциялык приоритетти суратуунун негизиндеги өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - өнөр жай үлгүлөрүнүн эл аралык жиктемесинин (ӨҮЭЖ) индекси (индекстери)
- (54) - өнөр жай үлгүсүнүн аталышы
- (55) - өнөр жай үлгүсүнүн репродукциясы (сүрөтү, фотографиясы)
- (57) - олуттуу белгилеринин тизмеси
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - патент ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) жана патент ээси (ээлери), болуп саналган (саналышкан) өнөр жай үлгүсүнүн автору (авторлору)

**ПАЙДАЛУУ МОДЕЛДЕРГЕ ТИЕШЕЛҮҮ БИБЛИОГРАФИЯЛЫК  
МААЛЫМАТТАРДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭЛ АРАЛЫК КОДДОР**

- (11) - күбөлүктүн номери
- (12) - табигый тилдеги документтин түрү
- (13) - документтин түрүнүн коду
- (19) - жарыялаган өлкөнүн коду
- (21) - өтүнмөнүн каттоо номери
- (22) - өтүнмө берилген күн
- (23) - көргөзмөдө көрсөтүлгөн күнүн кошкондо приоритеттин башка күнү
- (31) - конвенциялык приоритетти суратууга негиз болгон өтүнмөнүн номери
- (32) - конвенциялык приоритеттин номери
- (33) - конвенциялык приоритеттин өлкөсүнүн коду
- (45) - жарыяланган күнү
- (51) - Эл аралык патенттик жиктөөсүнүн (ЭПЖ) индекси (индекстери)
- (54) - пайдалуу моделдин аталышы
- (55) - белги жамааттык болуп саналаарына көрсөтмө
- (56) - экспертиза негизинде көңүлгө алынуучу маалыматтын булактарына шилтемелер
- (57) - пайдалуу моделдин формуласы
- (62) - ушул өтүнмө бөлүнүп алынган алгачкы өтүнмөнүн номери жана келип түшкөн күнү
- (71) - өтүнмө ээси (ээлери), өлкөнүн коду
- (72) - пайдалуу моделдин автору (авторлору), өлкөнүн коду
- (73) - күбөлүктүн ээси (ээлери)
- (74) - патенттик ишенимдүү өкүл
- (75) - ошондой эле өтүнмө ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (76) - ошондой эле күбөлүктүн өтүнмө ээси (ээлери) жана ээси (ээлери) болуп саналган (саналышкан) пайдалуу моделдин автору (авторлору)
- (86) - РСТнин өтүнмөсүнүн каттоо маалыматтары: өтүнмө берилген күндүн каттоо номери
- (89) - Коргоо документтерин өз ара таануу жөнүндөгү келишимге ылайык документтин номери жана анын келип чыккан өлкөсүнүн коду

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ**

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа КР
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации охранного документа, номер бюллетеня
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название изобретения
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - реферат, формула изобретения
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) изобретения, код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем, код страны
- (76) - автор(ы) изобретения, который(е) является также заявителем и патентовладельцем, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер, дата подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ**

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер регистрации
- (15) - дата регистрации
- (18) - дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак
- (21) - номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - страна конвенционного приоритета
- (51) - указание класса или классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)
- (53) - описание изобразительных элементов знаков в соответствии с Международной классификацией изобразительных элементов знаков (Венская классификация)
- (54) - изображение товарного знака
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - указание на то, что знак является объемным
- (57) - перечень товаров и (или) услуг, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак
- (58) - исключение из охраны отдельных элементов знака (дискламация)
- (59) - указание заявленных цветов
- (73) - имя и адрес владельца товарного знака, код страны

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ**

- (10) - номер охранного документа СССР
- (11) - номер охранного документа
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (15) - дата регистрации
- (17) - длительность охраны
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (24) - дата начала действия охранного документа
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (33) - код страны конвенционного приоритета
- (45) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
- (54) - название промышленного образца
- (55) - репродукция промышленного образца (рисунок, фотография)
- (57) - перечень существенных признаков
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы), код страны
- (73) - патентовладелец(ы), код страны
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) промышленного образца, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и патентовладельцем(ами), код страны

## **МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ**

- (11) - номер свидетельства
- (12) - вид документа на естественном языке
- (13) - код вида документа
- (19) - код страны публикации
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - иная дата приоритета, включая дату демонстрации на выставке
- (31) - номер заявки, на основании которой испрашивается конвенционный приоритет
- (32) - дата конвенционного приоритета
- (46) - дата публикации
- (51) - индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
- (54) - название полезной модели
- (55) - указание на то, что знак является коллективным
- (56) - ссылки на источники информации, принятые во внимание при экспертизе
- (57) - формула полезной модели
- (62) - номер и дата поступления первоначальной заявки, из которой выделена настоящая заявка
- (71) - заявитель(и), код страны
- (72) - автор(ы) полезной модели, код страны
- (73) - владелец(ы) свидетельства
- (74) - патентный поверенный
- (75) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями), код страны
- (76) - автор(ы) полезной модели, который(е) является(ются) также заявителем(ями) и владельцем(ами) свидетельства, код страны
- (86) - регистрационные данные заявки РСТ: регистрационный номер даты подачи
- (89) - номер документа и код страны происхождения в соответствии с Соглашением о взаимном признании охранных документов

Өлкөлөрдүн, өкмөт аралык уюмдардын жана башка административдик бирдиктердин коддору  
(ИМБДУнун стандарттары ST. 3)

Коды государств, других административных единиц и межправительственных организаций  
(Стандарт ВОИС ST. 3)

AD	Андорра	DM	Доминика
AE	Объединенные Арабские Эмираты	DO	Доминиканская Республика
AF	Афганистан	DZ	Алжир
AG	Антигуа и Барбуда	EA	Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)
AI	Ангилья	EC	Эквадор
AL	Албания	EE	Эстония
AM	Армения	EG	Египет
AN	Нидерландские Антиллы	EH	Западная Сахара
AO	Ангола	EM	Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) (ОНИМ)
AP	Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO)	EP	Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
AR	Аргентина	ER	Эритрея
AS	Американские Самоа	ES	Испания
AT	Австрия	ET	Эфиопия
AU	Австралия	FI	Финляндия
AW	Аруба	FJ	Фиджи
AZ	Азербайджан	FK	Фолклендские острова (Мальвины)
BA	Босния и Герцеговина	FM	Микронезия (Федеральные штаты)
BB	Барбадос	FO	Фарерские острова
BD	Бангладеш	FR	Франция
BE	Бельгия	GA	Габон
BF	Буркина Фасо	GB	Великобритания
BG	Болгария	GD	Гренада
BH	Бахрейн	GE	Грузия
BI	Бурунди	GH	Гана
BJ	Бенин	GI	Гибралтар
BM	Бермудские острова	GL	Гренландия
BN	Бруней Даруссалам	GM	Гамбия
BO	Боливия	GN	Гвинея
BR	Бразилия	GQ	Экваториальная Гвинея
BS	Багамские острова	GR	Греция
BT	Бутан	GS	Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова
BV	Буве Остров	GT	Гватемала
BW	Ботсвана	GW	Гвинея-Биссау
BX	Ведомство Бенилюкс по товарным знакам (BBM) и Ведомство Бенилюкс по промышленным образцам (BBDM)	GY	Гайяна
BY	Беларусь	HK	Гонконг
BZ	Белиз	HN	Гондурас
CA	Канада	HR	Хорватия
CF	Центральная Африканская Республика	HT	Гаити
CG	Конго	HU	Венгрия
CH	Швейцария	IB	Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
CI	Кот Дивуар	ID	Индонезия
CK	Остров Кука	IE	Ирландия
CL	Чили	IL	Израиль
CM	Камерун	IN	Индия
CN	Китай	IQ	Ирак
CO	Колумбия	IR	Иран (Исламская Республика)
CR	Коста Рика	IS	Исландия
CU	Куба	IT	Италия
CV	Кап Верде	JM	Ямайка
CY	Кипр	JO	Иордания
CZ	Чешская Республика	JP	Япония
DE	Германия	KE	Кения
DJ	Джибути	KG	Кыргызстан
DK	Дания		

KH	Камбоджа	PT	Португалия
KI	Кирибати	PW	Палау
KM	Коморы	PY	Парагвай
KN	Сент Китс и Невис	QA	Катар
KP	Корейская Народно-Демократическая Республика	RO	Румыния
KR	Республика Корея	RS	Сербия
KW	Кувейт	RU	Российская Федерация
KY	Кайманские острова	RW	Руанда
KZ	Казахстан	SA	Саудовская Аравия
LA	Лаос	SB	Соломоновы острова
LB	Ливан	SC	Сейшельские острова
LC	Сент-Люсия	SD	Судан
LI	Лихтенштейн	SE	Швеция
LK	Шри-Ланка	SG	Сингапур
LR	Либерия	SH	Остров святой Елены
LS	Лесото	SI	Словения
LT	Литва	SK	Словакия
LU	Люксембург	SL	Сьерра Леоне
LV	Латвия	SM	Сан Марино
LY	Ливия	SN	Сенегал
MA	Марокко	SO	Сомали
MC	Монако	SR	Суринам
MD	Республика Молдова	ST	Сан Томе и Принсипе
MG	Мадагаскар	SV	Эль Сальвадор
ME	Черногория	SY	Сирия
MH	Маршалловы Острова	SZ	Свазиленд
MK	Македония, Республика бывшей Югославии	TC	Турецкие и Кайкосские острова
ML	Мали	TD	Чад
MM	Мьянма	TG	Того
MN	Монголия	TH	Таиланд
MO	Макао	TJ	Таджикистан
MP	Северные Марианские Острова	TM	Туркменистан
MR	Мавритания	TN	Тунис
MS	Монтсеррат	TO	Тонга
MT	Мальта	TP	Восточный Тимор
MU	Маврикий	TR	Турция
MV	Мальдивы	TT	Тринидад и Тобаго
MW	Малави	TV	Тувалу
MX	Мексика	TW	Тайвань, провинция Китая
MY	Малайзия	TZ	Объединенная Республика Танзания
MZ	Мозамбик	UA	Украина
NA	Намибия	UG	Уганда
NE	Нигер	US	Соединенные штаты Америки
NG	Нигерия	UY	Уругвай
NI	Никарагуа	UZ	Узбекистан
NL	Нидерланды	VA	Ватикан
NO	Норвегия	VC	Сен Винсент и Гренадины
NP	Непал	VE	Венесуэла
NR	Науру	VG	Виргинские острова (Британские)
NZ	Новая Зеландия	VN	Вьетнам
OA	Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ)	VU	Вануату
OM	Оман	WO	Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) (Международное бюро)
PA	Панама	WS	Самоа
PE	Перу	YE	Йемен
PG	Папуа Новая Гвинея	ZA	Южная Африка
PH	Филиппины	ZM	Замбия
PK	Пакистан	ZR	Заир
PL	Польша	ZW	Зимбабве